

ЮДИТ БАЙЕР
ЗЕМФИРА ИНОГАМОВА

БАЙЫЗ АПАНЫН
ЖАШОО
ТАРЖЫМАЛЫ

БИШКЕК-2010

УДК 821/51
ББК 84 Ки 7-4
Б 18

Сүрөтчүсү: Роман Кнэе

Байер Юдит, Иногамова Земфира.
Б 18 Байыз апанының жашоо таржымалы. – Б.: «Гүлчынар»,
2010. – 96 бет.

ISBN 978-9967-25-935-5

This book records Baiyz Turdugulova's own view of her life. Baiyz Apa (Kyrg. «Mother Baiyz») is an elderly Kyrgyz woman born 1927 in northwestern Kyrgyzstan. Having been a member of her household for a full year, the anthropologist Judith Beyer profited enormously from Baiyz Apa's knowledge and wisdom while investigating the Kyrgyz notion of *salt* (customary law) and the roles of elders in Kyrgyz society. With the help of Zemfira Inogamova, Dr. Beyer wrote down the many episodes and narratives from Baiyz Apa's life, which the elderly woman had told her between 2005 and 2006.

Even though it had started out as part of an anthropological research project, telling her life history quickly became Baiyz Apa's personal project, and she now regards this book and the stories within as a bequest to her family. Moreover, it also serves as an extraordinary example of the lives of many Kyrgyz elders who have witnessed the beginning as well as the demise of the Soviet Union. The book consists of five sections: Childhood, School and War Times, Marriage and Family, Life in the Kolkhoz, and a concluding section in which she reflects on the years gone by. The story is told in Baiyz Apa's own words and structured in a chronological way according to her own suggestions.



Б 4702300100-10

УДК 821.51
ББК 84 Ки 7-4

ISBN 978-9967-25-935-5

© Юдит Байер, Земфира Иногамова, 2010

МАЗМУНУ

Киришүү	5
I Бөлүм. Балалыгым	11
II Бөлүм. Мектеп учуру жана согуш мезгили	27
III Бөлүм. Менин никем жана үй-бүлөм	40
IV Бөлүм. Колхоздогу турмуш	54
V Бөлүм. Акыретке даярдануу	93

КИРИШҮҮ

Бул сиздин колунуздагы китең өзгөчө адам жөнүндө жазылган. Ал адамдын аты – Турдугурова Байыз Жолдош кызы. Байыз апанын жеңе каалоосу менен ал кишинин толук аты-жөнү ушундайча жазылган. Биз ал адамды Байыз апа деп айтабыз. Юдит Байер бир жыл бою (2006-жылы) Байыз апа менен Талас жергесиндеги Арал аттуу айылда анын үйүндө жашаган жана ушул убакыттын ичинде Байыз апа Юдит Байер үчүн чон энесиндей эле болуп калды.

Юдит Байердин Байыз апанын айылында бир жыл жашаганынын себеби ал ак сакалдар сотунун маанилүүлүгү, айрыкча анын мааниси кыргыз ак сакалдары тарабынан кантеп аныктааары тууралуу изилдөө жүргүзгөн. Байыз апа менен чогуу жашап, ал көп нерселерди үйрөнүп, билди. Байыз апа билимдин оргуган булагындай туюлат. Апа кыргыз маданияты тууралуу ар тарааптуу билимге ээ: үй-тиричилигинен тартып, мал чарба жана айыл чарбага чейин, кол өнөрчүлүк, дин, тарых жана ошондой эле салттык әрежелер тууралуу дагы кабардар.

Юдит Байер күнүгө айыл кыдырып, ак сакалдар менен баарлашып жатып, же айыл өкмөтү менен,

жергиликтүү эл менен талаада же болбосо үйдө чай ичип жатып маектешкенинде бир нерселерге түшүнбөй калса, пайда болгон суроолорун ал кечки убакытта Байыз ападан дайым сураар эле. Андай учурда Байыз апа шашпай үйдөгү төшөккө, же тыштагы сөрүдөгү шырдактын үстүнө олтуруп алыш, Талас жергесиндеги элдердин салт-санаасын Юдит Байерге төкпөй-чачпай түшүндүргөнгө аракет кылчу. Байыз апа менен Юдит Байердин маек учурларында аларга үй-бүлөнүн башка мүчөлөрү жана коншу-колондору кошуулуп алыш, Байыз апанын айткан сөздөрүн күнт коюп угушчу.

Юдит Байердин айылдагы изилдөө жүргүзүү мөөнөтү аяктап калган күндөрдүн бириnde ал Байыз апага айылдын тарыхына байланыштуу суроолор тизмесин түзүп алыш суроо бере баштаган. Байыз апа анын суроолоруна жооп берип жаткан учурда Юдит Байерге ага чейин өзү үзүндү-үзүндү кылып уккан Байыз апанын бүт жашоо таржымалы тууралуу толугу менен сурап алыш, аны кайра жазып чыксам кандай болот деген ой келген. Анткени ал Байыз апанын жашоосу тууралуу айтылган үзүндүлөр Юдит Байердин көнүлүндө өзгөчө орун алыш, Байыз апа укмуш адам заты экендигине ишенет. Юдит Байер бил оюн Байыз апага сунуштаганда, апа адаттагы сыпайыгерчилиги менен: «Эгерде бул сенин жумушун үчүн пайдалуу болсо, анда мен сөзсүз айтып бере алам», – деп жооп берген. Анда Юдит Байер Байыз апага бул анын жумушу үчүн негизи эле пайдалуу боло тургандыгын айтып, китең жазуу сунушу туу-

ралуу апанын жеке пикирин сурайт. Ошентип биз Байыз апага анын толук жашоосу тууралуу жазып чыгып жана китең кылып басып чыгарабыз деп убада бердик. Байыз апа макулдугун берип, чечкиндүү эмес ойлонуп, кайсы ойлорумду кантип айтсам деп тымыш калды. Ага чейин ошол эле жылы эң улуу небереси Байыз апанын ырларын өзүнчө китең чыгарган эле. Анда дагы Байыз апа алгач небересинин бул оюн анчалык кабылдабаганы менен эң акырында небересине ыраазы болуп, сыймыктанган.

Байыз апа менен андан кийин жолукканыбызда, биз ападан жашоо таржымалынын кандай иретте болушун кааларын сурап жатып, ошол эле учурда өзү үчүн эң маанилүү жашоо тажрыйбасынан кеп баштоону сунуштадык. Ошентип апа окуяны өзүнүн кыздарынын турмушка чыгышынан баштады. Ошол күндөн тартып, ар күнү биз апанын үйүндө бир нече saat бою маектеше турган болдук. Апа бул ишти жактыра баштады жана ушул сыйктуу маектешүүлөр күндөн-күнгө апанын көнүлүнө толо баштады. Башталышында апа бизден: «Дагы эмне жөнүндө айтып берейин?», – деп сураар эле, ал эми кийинчөрээк мурда айтылган окуянын бул же тигил бөлүгүндө унтулуп кеткен маалыматтар бар экендигин айтып, аны кошуп, толуктап коюубузду сунуштай баштады. Биз өзгөчө апанын токтоо, бирок ошол эле учурда айкын сүйлөө мунөзүн жактырабыз. Байыз апа өзүнүн жашоосунда болуп өткөн жагымдуу учурларды айтып жатып жүзүнө күлкү конот, айтканы агедил. Ошол эле учурда өзүнүн башынан өткөн көп жоготуу-

ларды жана кыйынчылыктарды эстей келгенде жүзүн капа басып, ойлуу болуп калаар эле. Биз апа жашаган бөлмөнүн ичинде маектешип жаткан учурда ал бөлмөнүн эшиги жабык болуп бир гана жаш балдарга эле киргенге уруксат болчу. Бул сыйктуу көрүнүш апанын үйүндө адаттан тыш көрүнүш эле. Анткени Байыз апа турган үйдүн эшиги буга чейин үй-бүлө мүчөлөрү жана коншу-колондор үчүн ар дайым ачык болчу. Ошентип, Байыз апа өз жашоо таржымалын биз менен бөлүшүп, айтып берди десек болот. Бул окуя – өзгөчө аял затынын, мээримдүү эненин жана чоң апанын окуясы. Байыз апа бул китепти өзүнүн үй-бүлөсүнө арнағысы келет. Үй-бүлөсү апанын кандай өзгөчө адам экендигин унутпасына тилектешпиз.

Юдит Байер

Ыраазычылыгыым:

Менин Иногамова Земфира, Исабаева Элиза жана Айсаракунова Айзат аттуу изилдөө ассистенттеримдин берген жардамы болбогондо, бул китеп жарык көрмөк эмес. Кыздар мага аудио материалдарды ка-газ бетине түшүрүүгө, китептин бөлүктөрүн түзүүгө жана китептин аякталган текстин окуп чыгууга жардам беришти. Мен ушунчалык таланттуу антропологдор менен чогуу иштешкениме ыраазымын! Бул китептин басылып чыгышы Германиядагы Фолксваген Фондуунун каржылоосу менен мүмкүн болду.

Мен ошондой эле Аида Эгембердиевага бул китепти редакциялоого берген чоң жардамы жана колдоосу үчүн ыраазычылыгымды билдирим.

Земфира Иногамова

Ыраазычылыгыым:

Бириңчиден, өз жашоо таржымалы менен бөлүшкөндүгү үчүн Байыз апага чоң ыракмат. Аңсыз бул китептин жарык көрүшү мүмкүн болмок эмес. Ошондой эле антропология илими тууралуу менин тажрыйбамды жана маалыматымды көнөйтеп, чогуу китеп жазган күчтүү антрополог Юдит Байерге ыраазычылыгымды билдиремин. Бул китепти биз жана өмүрү узун, жашоо-турмуш тажрыйбасы кенен болгон Байыз апа, Аманбаев айылында туулуп-өсүп, бул дүйнөдөн жыйырма беш жашында мезгилсиз өтүп кеткен Иногамова Заманын, менин эжем, Аппагымдын жарык элесине арнайбыз.

Бул китептин авторлору төмөндөгү окуяны Байыз апанын айткан сөздөрүн өзгөртпөстөн жазышкан. Байыз апа өзү Таласта төрөлүп, өсүп чоңойгондуктан, китепте Таласта жашаган элдер колдонгон жана айткан сөздөр болгону-болгондой калтырылды. Биз Байыз апаны жолуктурганыбызга ыраазыбыз.

I Б ө л ү м

БАЛАЛЫГЫМ

Мен чоң атамдыкында, тоодо төрөлгөнмүн, жайлоодо биздин тамыбыз (үйүбүз) бар болчу. Жайыкышы менен, он эки ай бою әле жайлоодо турчубуз. Биздин турак-жайыбыз дагы ошол жерде болчу. Менин бала кезимде тоодо башка тамдар дагы болгон, ал эми бизден мурункулар (бизге чейинкилер) боз үйдө жашашса керек. Ал кезде әлдер тамды кыштакка салышчу, боз үйлөрдү болсо жайлоого барганда тигишишчү. Ал кезде азыркы Жер-Үй турган жер жайлоо болчу. Азыр ал жерде Жер-Үй алтын кеничыгып жатат.

Биздин жакага көчүп жатканыбыз эсимде. Ал кезде, биз боз үйдү чечип алыш әле, өгүзгө жана төөгө артып көчүп келгенбиз. Көчүп келгендөн кийин, ал боз үйдү кайра тигип, ичин орду-орду менен жыйнап алчубуз. Андан кийин кайра казан-аягыбызды асып, оокатыбызды кыла берчүбүз. Анда пол жуумай, там актамай жок болчу. Боз үй кыйшайып калса, аны кайра ондоп, тигип койчубуз. Боз үй турган

жер кирдеп кетсе, тазалап, боз үйдү башка жерге тигип алчубуз. Ондоп, тигип, жууп, тазалаганыбыз азыркы там актаганыбыздай болчу. Ошондой болсо дагы, жашоо өтө берчү. Ал кезде жумуш аз болчу жана биз бир эле боз үйдү жыйначубуз. Боз үйдүн ичинде ашканда деген бар болчу, ал жерге чий тартып коюп, казан-аяк коюлчу. Андан тышкary боз үйдүн бир жагына жүк жыйчубуз, экинчи жагына туш кийиз тартып койчубуз. Ортосу коломто болчу – ал жерде от жагылчу, түтүнү чыксын деп түндүктү ачып койчубуз, ал дагы бир кызык жашоо болчу.

Көнүп калгандан кийин, жапжакшынакай жашоо болуп калат. Ошентип, тоодон жакага көчүп келиш өтө деле кыйын болгон жок. Анткени ага чейин биз боз үйдө жашап турганыбызда, ат, өгүз, төө менен барып, эртең менен чечип, күндүз отуруп (конуп) калчубуз. Ал кезде боз үйдү төөгө жүктөп кошушчу. Жайлоого барганда, боз үйдү артып көчүп кетишчү.

Биз жайлоодо жашаган учурда бээ байлачубуз жана кымыз дагы бар болчу. Кымыздын мезгили болгондо, шерине өткөзчүбүз, ошондой эле улак-тартыш оюну дагы болчу. Көрсө, жайлоо деген жакшы нерсе болот экен. Ал кезде тимеле (аябай) күндө майрам болчу, ошондой дагы жакшы кездер болгон. Кандай болсо дагы турмуш боло берет экен. Айтор адам баласы баарына көнөт экен.

Биз тоодо жашап жүргөндө айлана-чөйрөбүздө жашаган адамдар менен катташып турчубуз. Маселен, атамдын энелеш агасы, аны чоң-ата деп айтчу-

буз, эки баласы менен биз жашаган жерге жакын туршчу. Жайлоонун төмөн жагында дагы туугандарыбыз бар болчу. Алар менен жана тоонун оозундагы сарайда турган адамдар менен дагы катташчубуз. Тоонун арасында аз эле киши болчу. Башкаларга салыштырмалуу таятамдын ўйї эк и-їч чакырымдай алысыраак болчу. Таятам турган ўйдїн жанында дагы эк и-їч ўй, ал ўйлөрдөн төмөнрөөк дагы ўч-төрт ўй бар болчу. Ал эми таятамдын жанында жашаган адамдар бизге тууган болушчу. Айылда боз ўй, тамдар арапаш эле, баары бир айылдын ичинде болгон. Ошол боз ўй жана тамдардын баары биригип, бир айылды тізген. Айылда турган адамдар менен чогуу казанга тамак асып, жакшы катташчубуз. Кой-козу союп, кіндіз эле эт асып, ошондой жашоо боло берчі. Ал кезде азыркыдай, ўй-жайды көтөм, тигини кийем, мууну кийем деген нерсе жок болчу. Болгон кийимди кийип, болгон тамакты ичиp алып эле жашоо боло берчі.

Тоодо жашаган адамдардын баары уруу-уруу болуп туршчу. Биз тоодо жашаган учурда бизге жакын жашаган адамдар баарыбыз бир уруудан болчубуз. Тоонун башка жерлеринде жашагандар башка уруудан болушчу. Алар бир атанын балдары болуп бир урууга киришкен. Ар кайсы коктуда чачырап жайгашкан айылдар бар болгон. Ошол айылдардын тургундары бири-бири менен катташып, ошентип жашоо боло берген. Малдары бири-бириникине кочулуп кетсе, алар чогуу издешип, жардам беришчі. Ал кезде араба жок, машина дагы жок, ат минип

алып эле жайлоого көчүп турчубуз. Ошентип жайлоодон кайра ат менен көчүп келчүбүз. Ал кезде кичинекей эле балдар ат менен чапкылап жүрүшчү. Тоодо мен, атам, апам үчөөбүз жана синдим болуп чогуу жашачубуз. Синдим менден үч жаш кичүү эле. Ал кезде инилерим жок болчу, алар кийин төрөлүштү. Менин бир тууганым Кырманчы менден он жаш кичүү. Ал кийин колхоз калыптанганда кырмандан төрөлгөн. Ошондуктан ага Кырманчы деп ат койгонбuz. Андан кийинки, экинчи бир тууганым – Дыйкан согуш убагында, биз тоодо жашап жүргөндө эле төрөлгөн. Ал жерде, мен билгенден, алты-жети жыл жашап калдык.

Биз жайлоодо болгондо боз үйдө жашадык, тамда жашаган деле жокпуз, там салынгандан кийин тамды жакшы көрүп калдык. Анткени тамда жашаган менен салыштырмалуу, боз үйдө жашаганда шамал болсо шумдук болчу. Ал эми тамда жашап калгандан кийин, албетте, тамда турган жакшы болуп калат, анткени шамалы жок, жылуу. Мисалы, бир жолу кошунанын боз үйүн шамал жыгып, учурup кеткен. Ал кезде биз кичинекей болчубуз, апам жумушта эле, аны көрүп, биз боз үйдү учурup кетти деп ыйлаганбыз. Айла жок, ошентсе дагы элдер боз үйлөрдө жашап жүрүштү.

Кышкысын биз кымыз күйөө жасачубуз. Башка жактарда кымыз күйөөнү максым деп атап коюшат. Биз жакта кымыз күйөө жасаганда, талканды бышырып, унду куурушат. Ошол чалып-сүзүлбөгөнү кымыз күйөө деп айтылчу. Башка жакта кымыз

күйөөнү сүзүп, угут салып жасашат, андай сүзүлгөн кымыз күйөө максым деп айтылат. Ага салыштырмалуу, биз жакта кымыз күйөөгө угут салышпайт. Ачуу тимеле. Ал эми жайкысын жарма, айран ичип, курут жасап жечүбүз. Курут жасаганда, боз үйдүн эшик жагына төрт жыгач орнотуп, үстүнө чий жаап алыш, курут жасачубуз. Ошол курут кургаткан жерди сере дечибиз. Эгерде сере башка жерде болгондо, анда аны мал бузуп салмак. Курут ушундай жасалчу.

Каймак жасаган учурларда тыбыт дагы сызгырчубуз. Тыбыт, чөбөгө деп айтылчу. Ошондой эле эчкенин сүтүн чогултуп, эжигей кайнатчубуз. Азыркылар эжигейди билбей калдынар. Эжигейди койдун же үйдүн сүтүнөн жасаганга болбойт, ал эчкенин эле чийки сүтүнөн уютулуп жасалчу. Андан кийин, ал уютулган эчкенин сүтү үч-төрт saat кайнатылчу. Быштак сапсары болот эмеспи, быштакка окшош, бирок анын аты быштак эмес, эжигей болчу.

Ошондой эле биз тоодон көп карагат терип келчүбүз. Ал кезде элдер варенье жасаганды билишкен эмес. Карагатты сыгып, бөөнгө салып, чучуктай кылып илип коюшчу. Ошентип алыш, кышында жесе, кадимки варенъедей болуп калчу. Анткени анын кабыгы жок болот жана ага дагы май кошулчу. Бөөн деп койдун жоон ичегиси айтылчу. Ал кезде мясорубка деген нерсе дагы жок болчу. Бөөндү жасаганда карагат бөөндүн ичине бүкүлү бойдон салынчу эмес. Биринчи, карагатты сыгып, андан кийин ага суу куюп, андан соң аны бөөндүн ичине са-

лып алыш жакшынакай кылып ийлешчү. Ошентип, койдун карынын ийлеп туруп, ичине сары май қуюп, карагатты салып коюшчу. Ийлейт дегеним – карынды жууп, тазалап, айранга салып, аны ийлеп койгондон кийин ал жакшынакай идиш болуп калчу. Андан кийин ага сары майды куйса, ал жыл маалга сактала берет. Тамак-аш койдун карынына дагы куюлчу. Майды болсо чарага салып коюшчу. Ошентип, майга талкан, кум шекер, сүт кошушчу. Ошондой тамак май деп айтылчу.

Оокат (тамак) жагынан чара-чара болуп, жакшы эле жетиштүү болчу. Күнүгө эле беш бармак жечүбүз. Ал кезде эл малды союп, аны илип қоюп, этин жей беришчү. Мен көргөн кыргыздын тамагы ошондой болчу. Ал кезде азыркыдай кумшекер жок болчу, ошентип биз ирик-ирик кантты талкалап кошуп иччүбүз. Канттан башка дагы набат бар болчу жана улуулар набатты колубузга карматып койчу. Ал кезде конфеттер дагы бар болчу. Андай конфеттер азыр жок, алар башкача катуу, узун-узун, кагазга оролгон конфеттер эле. Ал убакытта шоколад жок болчу. Кагазга оролбогон конфет кычкыл, эрип калган барбариске окшочу.

Мал жана буудай сатып, ошол акчага базардан тамак-аш сатып алсак керек. Базарга эркектер барчу, сатып алган нерселерин куржунга салып алыш келишчү. Базарга барганга аталарыбыз таардан куржун жасап алышчу. Ал кезде сумка деген нерсе болгон эмес, ошентип куржуңду атка асып алышп, базарга барып келишчү. Базар кайда экенин деле мен бил-

беймин, иши кылып тамак-аш алыш келишчү. Базардан дагы сонун конфеттерди алыш келишчү, берсе жей берчүбүз. Кичине кезибизде алардын кайдан келгенине деле кызыкчу эмеспиз. Ал кезде бала болуп жакшы билбей калдым. Айга жетеби, жумага жетеби, набат, кант, чай келчү. Майды болсо өздөрү жасап алышчү. Ошентип оокатыбызды кыла берчүбүз.

Ошол кезде эл өзү дагы шайыр болчу. Кыз куумай деген оюн бар болчу. Ал оюнда кыз менен бала бири-бири менен жарышчу. Мен ал учурда кичине болуп, кыз куумай оюнуна катышкан эмесмин. Башка оюндарды дагы ойночубуз. Кичинекей кезимде чийден куурчак жасачыбыз, куурчактын бети-колун жип менен чырмап, бириктирип алышп, жасап бүтүп, ал куурчактарды бири-бирибизге кыз беришип ойночубуз. Азыркы неберем Санидей, беш жашымдагы кезимде, ошентип куурчак жасап ойногонбуз. Кыздар көбүнчө куурчак ойношот. Андан башка дагы качмай топ уруп ойночубуз. Ал кезде топ дагы жок, уйдун жүнүнүн арасына майда таш салып қоюп, топ кылчубуз. Ошол уйдун жүнүн тоголоктосо топ болуп калат. Ошентип, куурчак ойнодук, топ ойнодук. Ошондой эле караңыда кубалашып, ак чөлмөк деген оюнда сөөктү ыргытып, жүгүрүп, тополондоп, шайыр болуп жүрчүбүз. Бул оюндардын баарын биз мектепте окуганда ойночубуз.

Ошол кезде эл кыргызча көйнөкту, кемселди өздөрү эле тигип алыш кийип жүрүшчү. Апам дагы мага өзү кийим, тебетей тигип берчү. Ал кезде кыр-

гызыча чермий, тебетей кийчүбүз. Булар биз ошол убакытта кийген кыргыздын кийимдери болгон жана азыркы костюм, юбкалар кийин эле чыкпадыбы.

Ал кезде кыздар чачтарын экиге өрүп алышчу. Ал эми келин болгондор чачтарын артка өрүп жүрүшчү. Менин чачым узун болчу, апам мага чачынды кургак тараба деп айта берчү. Апамдын дагы чачы узун болчу. Кийин кыздар чачты жаакка өргөнгө деле көнүп калдык. Кинодо ойногон Алтынай бар эмеспи, ал кинодо синдисинин чачын ошондой кылышп өрчү. Биздин убакытта кыздар чачтарын астыга эле түшүрүп өрүшчү, артка кылышп өргөн – бул кийин пайда болгон нерсе.

Биз мектепте окуп жүргөндө чачыбызды өрүп, үстүнөн тегерек тебетей кийип алчубуз. Ал кезде жооулук салынчу эмеспиз. Кыздардын баары чачтарын өрүп, тебетей кийчү. Андай же тигиндей кийинбегиле деп әч ким урушчу эмес. Кийин эле орустар кыргыздарга чачынарды артка кылышп өргүлө деп айтчу. Чачты артка кылышп өргөн 1946–47, 1950-жылдардан баштап эле пайда болгон нерсе.

Балалуу болгондо мен өзүмдүн кызыымдын чачын экиге өрсөм, жарарапай отурбайбы. Азыркы Манаста (район) жашаган кызым жаңы жылга барганда, чачын ошентип илгеркидей кылышп өрүп, тебетей кийгизсем дагы, жарарапай койгон. Анан кыздарымды күлдүрүп, биз ошентип эле жүрчүбүз, силерге жарарапайт турбайбы деп коём. Азыр болсо чачым жок, түшүп калды. Көрсө учурунда бардыгы жараша берет турбайбы.

Бала кезде согуш болуп жатса дагы, оюн болуп жатты. Орок ордук, орок орсок дагы, айдын жарыгында ойноп жүрдүк. Согуш менен деле ишибиз жок болчу. Ушинтип далай оюндар болгон. Кийин чонойгондо жанагында кыйын турмуш кезге туш болуп калдым. Тигил жакта согуш басылбай, далай азапты көрдүм. Мен кыйын убакытта туулган эженмин. Кыскасы, согушка туш келип калып, бала кезиме нааразымын. Түк (такыр) мындай, жакшылыктуу болбой, турмуш-жумуш менен чоңойдум. Чынгыз Айтматов китебинде, туура жазган, согуш убагында, бешинчи же алтынчы классты бүтүп, колхозго бухгалтер болуп, контордо иштеп калгандар дагы болушкан. Согушка жардам деп, байпак, чermий, жылуу кийим токуп, дагы башка ар нерселерди жасап берчүбүз. Андан башка дагы согушка деп машак терчүбүз, чөп чогултчубуз, буудай орушчубуз. Биз согушка жардам болсун деп акча, жылуу кийим берип жатчубуз. Согуш учурунда биз жумуштан үйгө карангыда кетчүбүз. Мен ар кандай кордуктарды, ошондогу азапты, кыйын кезекти көргөм.

Менин энем-атам мага эч «Ай сени!» – дешчү эмес эле. Түк уруш-талаш жок эле, бир эле айланайын-айланайын менен чоңойдум. Менден биринчи төрөлгөн эки баласы чарчап калышкан экен, мен ата-энемдин көзүнө жакшы көрүнсөм керек. Энем-атам экөө төн жоп-жоош кишилер болчу. Энди (азыр) болсо мен аларга: «Силер эмне минтип, шак-шук дебей отурасынар?» – деп айтаар элем.

Апам, ошол эле атам турган Ленин айылынан болчу. Байдын кызы болуп жакшы жерде өскөн. Ал кезде жай баракат эле, жумуш көп болгон әмес. Иш жок, апам жаш болуп, үйдө эле болчу.

Менин апам абдан ак көнүл киши болчу. Ким болсо дагы, «айланайын» деп сүйлөөр эле. Ошол мүнөз менде дагы бар. Қөргөн әл дагы ошол апандайсың деп айтат, бирок мен апама окшош әмесмин, апам өндүү аял эле. Менин бир тууганым апама окшош келет. Апам жакшы, кен пейил адам болгон. Апамдын менден бою узун, кызылдуу, жакшынакай, өнү татынкакай болчу.

Атам өзү дагы Кудай деген, ак көнүл, лепилдеген киши болчу жана атамды ким болсо дагы жакшы көрчү. Биз эскилерден болуп калдык.

Атамдын атасы-апасы әрте эле өлүп калышкан экен. Атам жалгыз эле, кыз же әркек бир тууганы жок болчу. Алысыраак, атасы бир, энеси башка – әнелеш бир эле әжеси бар болчу. Ал дагы алыс, Караколдо жашачу. Ал атасынын карындашы болгон, бирок өзүнүн бир туугандары жок болчу. Өзү менен бир тууганы жок болгондугу үчүн, жалгыз деп койчубуз. Менин атам әрте эле жетим болуп калган, ошол себептен жалгыз болгон.

Атам жаш кезегинде бир байдын коюн беш жыл бою багып иштеген экен. Мага ушул жөнүндө айтып отурчу эле. Ал убакытта, атам апама үйлөнө әлек кези экен. Ошентип, атам ал байдын колунда беш жыл жүрүп, ал кишилер эне-атасындай болуп ка-

лыптыр. Кийин атам таянем менен таятамдын жалгыз кызы, апама үйлөнгөндөн кийин, аларга үй тигип, үйүн бүтүрүп беришиптири. Қыскасы, атамдын атасы дагы, апасы дагы өлүп калып, кайын атасы менен жашап калган. Таятам бай киши болгон экен, ошентип атам ошолор менен жашап кетиптири. Кийин мен атама (атамды аке дечүмүн): «Аке сени «Каныбек» сыйктуу китеп кылышп жаза турган экен, бир далай эле малай болуп жүрчүсүн», – деп чычалатсам, атам мага: «Жок кызым, алар мага атамдай эле болуп калышкан», – деп айтчу. Алардын бири-бирине болгон мамилеси жакшы болчу жана таятам жакшы, жоош киши болгон экен. Ал атамды өз баласындай эле көрүптүр. Кийин таянем дагы өлүп калган. Анан атам, таятам, таякемдер менен бир жашап, жалгыздыгы билинбей калган.

Атам апама үйлөнгөндө, баягы атам коюн кайтарган бай бере турган калынын төлөп бериптири. Ошентип атам аял алыш жашабайбы. Кийин атам апама үйлөнгөндөн кийин бөлөк (өзүнчө) эле жашашыптыр, бирок апамдын эне-атасы аларга көп каралашыптыр. Эне-атам чогуу жашаганда, менин таятам аларга өзүнүн эле жашаган кыштагына боз үй тигип бериптири. Анткени атамдын чоң атамдан калган короо-жайы болгон. Таятам менен таянем кызынын себине үй берип, мал берип, каралашып жашашыптыр. Ошону менен атам алар менен бирге жакшынакай жашап калат. Атам менен апам бөлүнгөндөн кийин, алар атамдын өзүнүн атасынын жерине барышкан экен. Эне-атамдын короо-жайы, боз

үйү, там-ташы ошол эле айылда болгон. Ал жер Арал сыяктуу эле жакын эле жерде болгон. Кыскасы, алар чоң-атамдын ордуна барышкан. Атам бай кишиден бөлүнгөндөн кийин ошол убакытта тирилигин жасап, иштеп жүргөн. Бул менин кичинекей кезимде болуп, жакшы билбейм. Ал кезде, атам эгин айдаган, дыйканчылык кылган. Картөшкө деген болгон эмес, буудайдан башка эч нерсе жок болчу. Ал учурда буудай менен арпа айдалчу жана аларды малгадагы беришчү. Аз болсо дагы, атам өз малын баккан. Атам жумушка жетишпей калса, башка жакыныраак туугандарды, кайнилерин чакырып алчу э肯. Тегирмен деген бар болчу, күзүндө кап-кап кылыш, суу тегирменге эле тартып берип койчу. Унду капка салып, малды союп коюп, боз үйгө отту жакып алып, жашоо боло берчү. Атам ошентип апама жумуш жактан каралашкан.

Апам жоолук салынып жүрчү, анткени ал кезде жылаң баш жүрүшчү эмес, жоолук салынышчү. Ошондой эле чач кыркканды дагы жаман көрчү, ал кезде чач кыйын болчу, кырктырышчу эмес. Кыргыздын салты ошондой болчу. Апамдын чачы узун, өнү сулуу, жакшынакай аял болчу. Сулуу бойдон ооруп калды. Оорунун азабын тартып, беш жыл жатып калган. Апам догдурларга дагы өзүнүн чачын кыркпасын деп, абдан дайындалтыр. Ал жаман оору, аны менен ооругандардын чачтарын дагы алдырып салышчү. Кыргызча ал тиф ооруну келте деп айтып коёт. Апам ошентип ооруса дагы ыйлап, өзүнүн ча-

чын алдырбай койгон. Ал кезде догдурлар бар, бирок аз болчу. Догдурлар ал кезде орустар болчу.

Биз Көк-Арыкка кийинчөрөөк көчүп келдик, анткени ага чейин жайлодо турчубуз. Атамдын энелеш агасынын баласы элден мурда орустар келгенге чейин эле жакага көчүп келген эken. Анын атасы эрте өлүп, жетим болуп калган эле. Жакага көчүп барганда ал жерде башка элдер бар болчу. Алар жакага бизден мурда эле көчүп барышкан. Менимче алар 1937–38-жылдары көчүп келишсө керек. Анткени ага чейин, алар тоодо жашашкан. Биз жакага башкалардан кийин, аягында эле көчүп келгенбиз. Кийин ал жер көчө болду, ошол көчө есүп олтуруп кыштакка айланган. Кадимкидей эле айылдар бар болчу. Баланчанын айылы, түкүнчөнүн айылы деп айтып койчубуз. Алар бир эле Ленин колхозунда жашашкан. Менин таякелерим дагы ошол жерде турушчү. Анткени баары бир колхоз болуп, алардын жери бир болгон.

Тоодогу жашоо менен жакадагы жашоонун айырмачылыгы – тоодо жашап жүргөндө биз өзүбүздүн малыбызды бакчубуз, жери кенен болуп, эгин дагы айдачубуз. Ал эми колхоз учурунда алардын уюштурган жумушуна барчубуз. Ал кезде колхоздогулар чогуу чөп чабышчү, чогуу эгин айдашчү жана кырман бастырышчү. Ошондой эле, колхоздо иштегендөр чогуу кол менен эгин сугарып, орушчү. Дыйкан чарбасы колхоз учурунда эле уюштурулган болчу.

Менин атам колхоздо дыйкан болчу. Андан башка кылган кесиби жок эле. Атам, ошентип, үйдөгү

малды багып, эгин айдап, дыйкан болуп, бизди, балдарын темселеп багып жүрчү. Атам актив деле болгон жок, карапайым эле киши болчу. Калп айтканда эмне, карангы эле болчу. Мурун кой багып жүрсө, актив болмок беле? Бирок атам түшүнүктүү киши эле. Кызыымды окутайын, эл арасына келели колхоз курулса, аны көрөлү деп аракет кылган. Кыскасы атам жоош болгон. Сен дебей, чондор эмне десе, ошону укчу. Колхоздун малын багып, эмне десе, лепилдеп жүгүрүп иштеген. Ошентип бизди баккан.

Колхоздордун пайда болушу менен биз жаканы көздөй ылдыйлап көчө баштаганбыз. Кийинчөрөэк кыргыздан эле чыккан саясатчылар, чондор же сельсоветчилер әлди жакага келип жыйналгыла дегенине байланыштуу, биз дагы жакага көчкөнбүз.

Алгач ал жерде малды кантип багабыз деп, көпкө чейин көчпөй жүрдүк. Анткени ал кезде биз мал бакчубуз, ал малдын баары колхозго батчу эмес. Колхозго батпаган малды тоого таштап келгенбиз. Атам колхозго мал берген жок, көрсө малды байлардан алышыптыр. Ошондон баштап эле мал дагы жоголо баштаган.

Ошондой эле, энем-атамдын жакага тез эле көчпөгөнүн себеби, алар жакага барганда там салыш керек болот дешип коркушчу. Тамыбыз ошол тоодо эле болчу. Кийин жакага көчүп келгендөн кийин аны бузуп, Көк-Арыктын жанына жаны там салганбыз. Ал кезде әл жаны эле там (үй) сала баштаган жана там салганды жакшы билген эмес. Тамдар кичинекей, эптең эле салынган, кампадай тамдар эле.

Ал кезде кол менен эле дубал уруп, короо тургузуп койчубуз. Көрсө ошол эле дубалды шыбап койсо, там болот турбайбы. Курулуш жыгачтары көрүнүп турчу. Ошол кезде биздикилер тамды шыбаганды чечен әлдеринен үйрөнүшсө керек. Анткени ал кезде тамды шыбабай эле, жыгачтан эле жасап, мешти салып коюп, жашай беришчү. Ошентип, биз кичинекей тамдарда жашаганбыз. Тамыбыз бар болуп, кар жааганда боз үйдү жыйнап салчубуз. Жаз чыкканда боз үйдү кайра ошол тамдын жанына эле тигип койчубуз. Тилекке каршы, апам өлүп калып, ал тамга деле көп жашаган жокмун, кичине эле жашадык. Биздин ошол ордубузда берки бир тууганым жашап калды. Кийинчөрөэк ал кичинекей тамды бузуп, анын ордуна жаны там салып алды.

Тамдын ичинде суук деле эмес болчу, арабызда кыштын күнү боз үйдө жашагандар деле бар болчу. Алар суук кезде боз үйдүн тегерегине түш кийиз тагып, ичине от жагып коюп эле жашашчу. Боз үйдүн жашоосун кичинекей кезимде билип калдым. Боз үйдө жашаган учурубузда үшүчү деле эмеспиз. Карды түртүп-түртүп коюп эле жашап жүрчүбүз. Ошол кездеги, кийиздин бекемдигин айтпайсыңбы. Азыркы кийиздер болсо, бат эле жыртылып калат.

Эң уста калк чечендер экен. Биз тамды шыбаганды чечендерден, бирок там салганды орустардан үйрөндүк. Биздин кыргыздар тоодо эле мал деп жүрүшкөн. Биз жашаган жерде орустар деле жок болчу, алар Ысык-Көл жакка көп болуп келишкен. Орустар келгендөн кийин, биздикилер орустардан

там салганды үйрөнүшкөн. Орустар мага (мен төрөлгөнгө) чейин он жыл мурун эле келип калышкан.

Менин апам жаш келин болуп жүргөн убакта орус солдаттар келип, алардын малын жана чөбүн тартып алыш кетишчү экен. Кой-козулардан союп жегенге ылайыктуусун, же жакшы ат, же ат-жабдыктар болсо, аларды дагы алыш кетип калышчу экен. Анткени ал кезде баары ат минишчү. Мылтыктарды көрсө ого бетер алыш кетишчү экен. Ошол кезде орустар көп адамдарды тоношкон. Көрсө ал солдаттар келип алышып, кыз-келинди дагы алыш кетишкен экен. Орустар келгенде, кыз-келиндер алардан качып, азап күн көрүшүптур.

II Бөлүм

МЕКТЕП УЧУРУ ЖАНА СОГУШ МЕЗГИЛИ

Мен мектепке барган убакта биз тоодо болчубуз. Атам мени тоодон алыш келип окутчу. Ошентип мен үчүнчү жана төртүнчү классты биз жайллоодо жашап турганда окудум. Ал жер мектептен алыс, бирок жайллоого жакын болчу. Алыс болсо дагы, атам мени мектепке жеткирип келчү. Мектеп менен үйдүн аралыгы эки-үч saatтай жол болчу.

Мектеп Сары-Булак деген жерден дагы алыс болчу. Ал кезде машина жок, жөө эле барчубуз. Мен мектепке каранғы учурда барчумун. Ошентип, тоодон жакага үч жыл бою барып-келип окуп жүрдүм. Мени башка окуучу балдарга кошуп мектепке жөнөткөн жер дагы бир далай алыс болчу. Атам эртең менен карангыда мени бери жактагы мектепке бара жаткан окуучу балдарга кошуп жиберчү. Кыскасы, ушул жерден тартып, Манаска (Талас обласындагы Манас району) баргандай аралық болчу. Менин кызым Рапа жашагандай жерге барып окуп келчүмүн. Балким, андан дагы алысыраак болчу. Эгерде биз

жайлоодо болсок, ошол жерди көрсөтмөкмүн. Үч жыл мурун машине менен ошол жерге барып, келин-кызыма ошол тоону көргөздүм. Ыдырыс, кыздарым баары көрүштү. Ушул жактан кантип барып окудунуз эле деп таң калышат. Бир эле Назир менен Элмира барбай коюшкан. Аталаш бир тууганым ошол жайлоодо, мен ошол жакты көрдүм, баягы атам жашаган жердин ордунда таш эле калыптыр. Боз үйдүн орду билинбей, короонун баары бузулуп калыптыр. Бир көчкү жер. Мектепте үч жыл окудум, ошол билимдин әмнесин алдым дейм, әмне пайдасын көрдүм. Эми ушул жерден Көк-Арықка барып окугам десем, баарынын эси оободубу. Ушул жерден атам жеткирчү эле деп, бала-кызыма көрсөттүм.

Күндүз мектепке өзүм коркпой эле барчумун. Анан кечинде жакага эле жатып ал десе дагы болбой, өзүмдүн үйүмө барамын деп кетчүмүн. Жакада биздин туугандар, таякелерим бар болчу. Кәэде алардыкында консом, кәэде болбой, үйүмө барам деп кетип калчумун. Кәэ бир балдар жакага калып калышат. Биз жашаган жер боз үй жана там аралаш бир айыл болчу. Ал кезде бир айылдын ичинде көп болсо беш-алты түтүн болоор эле. Ошол кезде менин классашым Байдылда (Сарногоев акын, жазуучу) окубайм деп жолдо калып калчу, ал жалкоо болчу. Мен Ленин мектебинде Байдылда менен бирге окугам.

Атам болсо кийин мени мектепке окутам деп жакага өз ыктыяры менен көчүп келген. Биз жакага

көчүп келгенде, менин мектепке барышыма жакын болуп калды деп сүйүнүп эле калганбыз. Жакада жашагандарга мектеп жакыныраак болчу. Ата-энем кызыбызды жакын жерге окутсак деп каалашчу. Мен барган мектептин аты Көк-Арық болчу. Ал мектепте биринчи класстан онунчуклук класска чейин окушчу. Мектепте бизден биринчи окуй баштагандар, алтынчы жана жетинчи класстагылар дагы бар болушчу. Биз биринчи класска барганда, сегизинчи класстар интернатта окушчу. Биринчи мектеп Таласта жайгашкан. Көк-Арыктагы мектеп Талас өрөөнүндөгү биринчи мектеп болсо керек. Мектеп качан курулганнын биле албайм, 1933–34-жылдары курулду болуш керек. Ал мектеп жаңы болчу, кийин 1932–33-жылдары курулду деп айтып калышчу. Ал мен окуганда эле бар болчу. Мен билем, мектепке барганды 1936-жыл болчу, ал әми мектеп кайсы убакытта курулгандыгын биле албайм. Мен Ленин мектебине 1936-жылдан баштап бара баштадым. Азыр мектептин аты башка болуп өзгөрүп калды. Ал кезде мектеп жок кезек, Чыңғыз Айтматовдун «Биринчи мугалимидегидей» болчу. Мектеп болсо кийин, колхоз менен бир убакытта пайда болгон. Көрсө, ал кезде, азыркыдай мектеп жок, үйдүн эле ичи мектеп болчу турбайбы. Атайын курулган мектеп кийин чыккан нерсе.

Ликбез (ликвидация безграмотности) деген болгон экен. Бул жөнүндө Чыңғыздын китептеринде «Биринчи мугалим» чыгармасында дагы ликбез деп жазылып жүрөт. Дүйшөндү «ликбезде» окутушат эмеспи. Алтынайды мектепке жибербей койгондо,

ал Алтынайга болушуп барат. Ликбез – бул мектептин аты. Бизде азыр класс, анан курс деп бөлүнүп жатпайбы. Ошол ликбез нулевой класс сыйктуу болгон. Биздин апа-аталарыбыз кокуй ликбезге бара-быз дешип, чогуу боз үйгө отуруп алыш окушчу. Ал жерде бир-бир барактан берип, анткени дептер деген жок болчу, ошентип мугалим, «а», «б» деген тамгаларды жаздырып окутчу. Ал кезде чондор (улуулар) мектепке барбай, боз үйдөн отуруп окушкан. Аялдарды, эркектерди бир үйгө чогуу отургузуп, билген мугалим окуткан. Ликбезден өздөрүнүн атын жазганды үйрөнүшкөн. Менин ата-энем дагы ликбезге барган. Ликбезге барып, «ата», «апа» деп тантырап окуп келишчү. Менин ата-энем улуу болушса дагы окуганды билишчү эмес. Мектеп жок болсо кайдан билмек эле. Алар окуганды мен мектепке бара элек, кичинекей болчумун. Мага мектепте кандай болду экен деп кызык болчу. Кыргыз эли окууну бириинчи жолу, ошол убакта үйрөнө баштаган. Адамдарды чогултуп алыш, лекция сыйктуу кылыш өтүп, тамга таанытчу. Андан көп убакыт мурда ликбез жок болчу. Ошондо колхоз жаңыдан уюшулуп, элдин жаңыдан үйрөнүшү болгон. Мектеп «Ликбез» деген бул орус сөзү болсо керек. Биз аны «илекбез» деп атап алганбыз. Аны кыргыз акең илекбез деп алгандагысы. Ликбез деген бириинчи жолку Совет өкмөтүнүн, Лениндин сөздөрү болгон. Кийинчөрөк күч алыш, мектеп болду, андан соң колхоз болду.

Мен мектепке бара баштаганда тогуз жашта болчумун. Ал кезде тогуз-он жашка чыкканда барып,

окуй беришчү. Мен мектепке кеч баргам, анткени ал учурда әрте окуган әмеспиз. Мен бириинчи класста окуп жатканымда, «Кыргызстан» деген гезитке Бейжин жөнүндө жазуу чыгып калыптыр. Ал гезитти атам мага алыш келип: «Балам окуйсунбу?», – деп сураган. Окуп берсем, атам мени кырманга жетелеп барып: «Мына, менин кызым окуп жатат», – деп кырмандағы чалдарга окуткан. Ошондо мени баары чогулуп алыш угушкан, мен аны түшүнбөймүн. Бейжин-Кытай жөнүндө жазылган болчу. Манас эпосундагы Алманбет баатыр Кытайдан качып келгени тууралуу окуя экен. Ошону окуп бер дешип, мен чалдарга окуп бергем. Чалдардын баары тегерете отуруп угушкан. Анан кайра келе жатканда, атам чалдардын көзү тийбесе экен деп, сууну башыма, оозума куялыш деп айткан. Ал кезде элдин сабаты жок, эл караңгы болчу. Ошол сабат алыш окугандардан биз бириинчи муун болдук. Менин ата-энем эчтеке билбей калышты.

Мен атама гезит окуп берген айда эле мага отличник катары конфет жана ботинка сыйлык беришкен. Андан кийин дагы столоваядан оокат (тамак) беришкен. Ал берген оокатты таякемдин бир баласы жаман деп ичпей койгон. Ошо кездеги менин билимимди карабайсынбы. Мен конфеттерди алыш үйгө баратсам, атам ушинтип сыйлык алганынды уктук деп, мага көз тийбесин деп, башыма суу чачып жүрөт. Мен атама: «Эч ким көргөн жок да мени, эмне балдардын көзү тиймек беле?», – деп күлгөм. Кудай сактай гөр, атам өзү жоош киши эле. Ошен-

тип тоодон келип отличник болуп окугам. Жакшы окугандыгым үчүн, мектепте сүрөтүм илинип турчу. Мектепте, 5 – эң жакшы, 4 – жакшы, 3 – орто, 2 – жаман деген баалар болчу. Мен «беш» алчумун.

Менин классташтарым 1926–1927-жылкылар болчу, эң улуусу мен болчум. Ошентип, 1936-жылы биринчи классты бүтүргөм. Ошондо билим алган да-лай балдар кызматчы болуп, иштеп кетиши. Би-ринчи жумуш катуу болот эмеспи. Ошол кезде мугалимдер күчтүүбү, же балдардын мәэси күчтүүбү, айтор дароо эле үйрөнүп алчубуз. Мен лекциялардан эле үйрөндүм. Ал кезде мугалим жок, сегизинчи класстын балдары бизге сабак берип калышты. Тет-рад жок болуп, мындай туурасынан эски китептерге жазчубуз. Мен бир кителим менен алтынчы жана жетинчи классты бүтүргөм, андан башка кителим жок болчу. Кыскасы, ал кезде китееп дагы жок, деп-тер дагы жок, ручка дагы жок, сыйга малып жазчубуз. Ал эми азыр жайнап турган китеепти окушпайт. Биз окусак, дароо эсибизге алыш калчубуз. Же би-ринчи көргөндө, кызык болуп, ынтызаарлык менен окусак керек. Эң кыйын убакта ошентип окучубуз. Ошентип эле өзүбүздүн балдар бири-бирин окутуп калышты. Мен бешинчи класстарды окутуп калдым. Сегизден кийин окууга барбай, калыш калдым. Уланткан жокмун. Биз ал убакта төртүнчү-бешинчи класстарга чейин латынча окудук. Ал кездеги жа-зуу азыркыдагыдай эмес болчу, латын тамгасы ме-нен жазганды үйрөнгөнбүз. Мен өзүм бешинчи клас-са чейин латын тамгасын окугам, ал кезде «п» же

«р» сияктуу тамгалар жок болчу. Кээ бир учурларда жат жазуу жазганды аралаштырып салчубуз. Сыя чөлөгүбиз бар болчу. Аны көтөрүп алабыз, партага коюп алыш жазчубуз. Мугалим бизге эмне жазып берсе, ошону дароо эле жазып алабыз, ошентип үйрөнчүбүз. Тартиптүү болчубуз, ары-бери карабай, баарыбыз доскага карап олтурчубуз. Биз мугалим-ден коркчубуз. Мугалим эмне десе эле, ошону акый-ып карап отурчубуз. Мектепке баргандагы бирин-чи күнүмдү билемин. Ал кезде балдардын баары жаңы эле окуй башташкан. Тимеле (аябай) ал кез-деги балдар тартиптүү болушчу, карап отурабыз, мугалим доскага жазып берет. Дароо эле көчүрүп жазып алабыз.

Бизди бул жердеги Дыйканов Орозунбек деген агай окуткан. Ал биздин биринчи мугалимибиз бол-гон. Агай өзү Көк-Арыкта интернатта окуптур, аны бүтүп, менин биринчи классымда, ошол агай окут-кан. Кийин иним төрөлгөндө анын атын ошол агай-ымдын атынан койгом. Жакшы киши болчу, жаш дагы болчу. Балдар интернатта онунчу класска чей-ин окушчу.

Андан кийин бизди бир немис улутундагы эже-ке келип, немис тилинен беш ай окутту, бирок ал бил жердин шартына чыдабай кетип калды. Ал не-мис мугалим бизди Ленинде, Көк-Арыкта окутту. Ан-дан кийин бизге орус улутундагы бир мугалим кел-ген. Ошол мугалим бардык класстарга сабак берээр эле. Ал мугалимдин баласы кийинчөрөөк кыргыздан аял алды, эл менен аралашып, аялынын динине ки-

рип калган. Ошол жагы жакшы болгон. Кыргыз аялдан кыздары, балдары бар болчу. Ал жакшы мугалим эле. Тимеле каардуу, жаман болчу, баарыбыз андан коркчубуз. Бизди: «Иди сюда», – деп эле чыгарып жиберчү сабактан эшикке. Ошондо жакшылыктuu мугалим болгон әмес, бирок ошондогу алган билим күчтүү болгон деп ойлойм.

Эгерде биздин убагыбызда Бишкекке барып окууга тапшырсак, окууга оной эле өтүп кетмекпиз. Ал әми азыр болсо контракт менен, канча азап менен өтүп жатасынар. Мен кыйын болгон убакта туулгам, азыр болсо жакшы. Жок дешет, әмнеге жок болот? Эл өзү иштеп жатат, таап жатат. Ошондо ата-әнебиз ликбезге окутабыз дешчү. Тамга таанытабыз дешсе керек. Алар мурунку замандагылар. Совет өкмөтү чыккандан кийин артель чыкпайбы. Андан соң артелди кенейтип, колхоз кылбайбы. Кийин, колхозду көбөйтүп, чоң-чоң колхоз-совхоздор пайда болгон. Революциядан кийин, беш колхоз уюштурулган. Ал әми ага чейин артелдер болгон.

Ата-әнем мени окуса экен деп каалашчу. Қыскасы, ал кезде мен үйдүн улуусу болуп, билим алганы дагы мен болчумун. Ата-әнемдин мага чейин төрөлгөн балдары өлүп калышкан болчу. Улуубуз деп баркташкан. 1936-жылга чейин әнем-атама эркелеп жакшынакай чоңайдум. Мен мектепке барган жылдан баштап эле, 1936-жылы апам ооруп калды. Андан кийин эле жумушка баш болуп калдым. Үйдүн улуусу мен болуп, түйшүктүн баары менин башыма түшкөн.

Антип-минтип эле төртүнчү же бешинчи классты окуп жатканда, согуш башталган. Согуш убагында мен окуган жокмун. Согуш башталгандан кийин окууга барганга шайман жок болуп калган. Согуш башталганда баарыбыздын эсибиз ооп, атам мени мектепке жеткирмек турсун, үйдөгүлөр өз ала-пайын таппай калышкан.

Мен кичинекей класста окуган кезимде, эсеп, маселе чыгарганды жакшы көрчүмүн. Кийин жогорку класста окуганда деле әлдин баары геометрияны жаман көрүшсө, мен тескерисинче жакшы көрчүмүн. Чогуу окуган кыздар: «Әмнесин жакшы көрсүн?», – деп айтышчу. Геометриянын чиймеси эле башкача болчу әмес беле? Ошондой эсептерди жакшы көрчүмүн. Өзгөчө маселе чыгарганды дагы жакшы көрүп, эсеп-кысапка аябай кызыкчумун. Анткени маселе деген бул табышмак. Ал кезде апам тириү болгондо окуйт элем. Сабактан бир күн калсам ыйлачумун. Эгерде окууну бүтүп алсам мугалим болмокмун.

Согуш чыккандан кийин башыма көп жумуш түшкөн. Атам болсо 1942-жылы рабочий болуп (жу-мушчу катары) согушка, Россиядагы Магниторск деген жерге кеткен. Атам ошол жакка кетип, апам ооруп калган. Таякелерим дагы согушка кетишкен, ага кайгырып, апам ооруйт, ыйлайт-сыктайт. Ошентип, ар кайсы жакка, таякелериме кат жазып, алардын бизге аскерден жазган каттарын окуп жүрдүм. Апам ооруп, мен қыскасы бир туугандарымды бактым. Бир синдим, эки әркек бир тууганым, бардыгыбыз төрт бир тууган болчубуз. Бүбүрайым, Бирим-

кул, Усеке, Каакы деген бир туугандарым бар болчу. Ошол кезде, кичинекей бир тууганым жаңы эле төрөлгөн болчу. Кийин, согуш мезгилинде ал беш жашында өтүп кеткен. Согуштун убагында апам абдан ооруду. Апам ооруган жылга чейин эле жакшынакай жашадым. Андан кийин эле жумушка баш болуп калдым. Мал багып жашап калдық, ал кезде бир эле мал менен жашачубуз, колхоз уюшула элек болчу, андан башка эч киреше жок эле.

Атам согушка кетип калганда, биз пенсия дагы алганбыз. Военкоматка (военный комитет) барып, жетимиш беш сом алчубуз. Же ал жердин адресин жакшы билчү эмесмин. Күн сайын сабактан кийин, Буденыйдан военкоматка барчумун. Кагазды бүтүрбөй коуп, военкоматтагылар менен урушам. Алар чоң кишилер менен гана сүйлөшүшчү, анан мен: «Меникин бүтүрүп беринизчи, сабактан калып жатам», – десем, военкоматта иштеген адам: «Бул бышык әкен», – десе, мен ага: «Мени бышык кылыш жаткан бул өкмөт, атам кетип калса, апам ооруп жатса, мен күнүгө эле сабактан калып келемби, бүтүрүп бербейсизби», – дейм. Ал: «Бул балээ го, бүтүрүп бергиле», – деген. Апам төрт балалуу деп пенсия алчу. Ошентип, башыма көп иш түшкөн. Менин жасаганым: үй-тиричилик, тегирменге ун көтөрүп барчумун, суу көтөрүп келчүмүн, ошентип бир үйдүн тирилиги менин мойнумда болуп калган. Ал эми 1941-жылы мен бешинчи класста окуп жаткан учурда согуш чыгып калды. Согуш мезгилинде бешинчи класска чейин окудум. 1942-жылдын кышы тимеле

кыйын болду. Қар, суук, ошол бала кезимдеги убак эсимден кетпейт. Ошондо дагы мектепке барып, анан сабактарды бешке окучумун.

Согуш учурунда, 1942-жылдары чечендер айылга келишкен. Чечендер тимеле үйгө келип: «Кукуруза (жүгөрү) жок, берип койчу», – деп түнкүсүн ыйлап, кайыр сурап келишчү. Менин апам болсо: «Алда айланайын ай, берет әлем го бар болсо», – дечү. Апам боорукер болчу. Мен апама: «Ушу чечендерден да айланасыңбы?» – дечүм. Бирок баары бир ошолорго колубуздан келгенин берип жүрдүк. Ал кезде эгин, оокат жок болчу. Тапканыбыздын барын согушка жардам деп жиберчүбүз. Чечендер жоолуктарын, шакек, азыркыдай топчуларын сатышчу. Чечендердики деп далайларын алдық. Ошентип отуруп, чечендердин көпчүлүгү кырылып калышкан. Антпесе алар бул жакка көп болуп келишкен эле. Қөрсө, чечендер Советтер Союзуна каршы болгон турбайбы, ошол үчүн алар кырылып калышты.

Кийин, 1943-жылы бир жылдан кийин эле атам кайра келген. Атам келгенде, биз баарыбыз чогуу жашап жатканбыз. атам Ал аскерде солдат болгон эмес, ошол кездеги рабочий батальонго барган. Магниторсктогу взводго барып, бир жыл иштеп келген. Атамдын бир бармагы жок болчу, ал үшүп калгандан кийин аны доктур кесип салыптыр. Қөрсө, катуу суук болуп, иштеп жүргөндө буту үшүп кетиптир. Ал бутун үшүтүп алган үчүн аны бошотуп жибериптири. Ошондо көптөр кетип, келбей калыптыр. Ошентип, атам жумушка жакшы жарабай калган.

Бирок колхоздун уюн кайтарчу. Атам келгенден кийин дагы иштеди, ал убакытта эркектер абдан керек болушкан. Аялдар бригадир болуп калган кез эле. Атам келгенде мен бешинчи классста окучумун. Атам келген эле күнү, атамды боштондукка чыкты деп, пенсияны кыскартып коюптур. Мен атама бир айча келбей коё турсаң мен пенсия алат әлем десем, атам: «Мен эми боштондукка чыгып калдым, эмне кыласын, мен таап берем», – деп айтты эле. Согуштун убагында дагы акча бар эле. Кийин-кийин ошол военкоматтын секретарына: «Сен менин кагазымды карабай койгонсун», – десем, «Ой апа, ошол сен белен?», – дейт. Ошондой күндөр дагы өттү. Убагында болот экен, кандай убакка кез келсен дагы, жашоо өтө берет турбайбы.

Согуштун басылар астында, апам аябай катуу ооруп калды. 1944-жылдын аягында жана 1945-жылдын башында ушул Таласта келте оору пайда болгон. Анан менин дагы оорудан чачым түшүп, «чачын алгыла» деп айттышкан. Апам ыйлап, тай-әже-ме айттырып, чачымды алдырттыrbай койгон. Узун болчу чачым, арасынан кыркып коюптур. Чачым узун, боюм кичинекей болчу. Кыз кезимде чачымды астыга өрүп, анан келин болгондо артка өрдүк. Келте оорудан синдим дагы, апам дагы бир жылда өлүп отурбайбы. Апам, атам аскерден келгенден кийин эки жылдын ичинде өлүп калды. Ошентип, апам согуш басылганча эле өлүп калган.

1945-жылдын май айында согуш басылып, апамдын бир тууганы согуштан кайтып келген. Мүмкүн

аны көргөндө апам өлбөйт беле деп мен абдан ыйлагам. Апам өлүп калып, ошентип онунчу классты бүттөй калгам. Апам кырк жашында эле кайтыш болгон. Мен өзүм кыркка чыкканда, апамды эстеп, мендей кезинде эле кеткен экен деп абдан ыйлагам. Көрсө, кыркка чыкканда жаш эле келин болот турбайбы. Апам, ошентип, кыркында эле кайтыш болгон. Ал кезде эмне, келин кезеги болчу. Келин байдон бир дагы тиши түшпөстөн, эч нерсени көрбөй кетип калды. Бардык түйшүктү тартып, бирок бизден чай ичпей калды. Кыскасы апам тууралуу арманым көп. Эмне болуп ооруганын билбейм, ошол кичине бир тууганымды төрөгөндөбү, же жел кабыз болуп оорудубу, билишимче, ичи шишип ооруган. Ал кезде караганга жакшы доктур жок болуп, табып чакырып келчүбүз. Апам беш жыл ооруган. Ошол көкүрөгүмдөн кетпейт.

Кийин кинодон согуш учурун көрсөткөндө, муну мен өз көзүм менен көргөм деп кыздарыма айткам. Дагы бир жаш кездеги сүрөттөрдү көрүп, азыр та-кыр башка болуп жатпаймынбы. Биздин турмуш, согуш убагындағы кино болуп калды. Мен өзүм сегизинчи класстан баштап, согуш мезгили болуп, окубай калдым, кийин институтка барбай калдым. Институтка барып окууну улантсам болмок. Антпесе мен өзүм жакшы окучумун, кийин согуштун мезгилинде окубай калбадымбы. Өзүмдүн дагы окугум келчү. Менин таякем аскерден келгенден кийин окууга жиберем деди, бирок таяжем барбайт деп, ошентип окубай калып, арманда болуп калдым.

III Бөлүм

МЕНИН НИКЕМ ЖАНА УЙ-БУЛӨМ

Апам өлгөндөн кийин атам башка аял алыш, эки баланы багып калды. Ошентип, атам кийинки апам менен жашады. Кийинки апамдан атам бир балалуу болгон. Талаш деген аталаш бир тууганым бар. Ал Талаш менин бир балам менен тен. Атам экинчи үйлөнгөндө колхоздун уюн, малын багып, эгин дагы айдап жүрдү. Өзү дагы ошого жакын болчу. Атамдын бир туугандары жок болуп, көбүнчө мен апамдын бир туугандары, таякелерибиз менен өсүп калдым. Таякелеримди жакшы билемин. Кийин согуш учурунда, апамдын бир туугандары аскерге кетип калыш, таятам менен жүрдүк. Таятам кары киши болчу, кары болсо дагы бизге жардам берди. Ал отунсуу алыш келип, каралашып жүрчү. Ал кезде кыш дагы кыйын эле.

Таякемдер, апам-атам бар болгон кезде, эки бир тууганымды детдомго беришкен жок. Бир күнү эле окуудан кийин үйгө барсам, эки бир тууганым жок. Көрсө, мен окууга кеткенде таякем аларды детдомго берип салыптыр. Жаны апабыздын өз баласы жаш

болсо, силерди кантип багат деп, детдомго берип отурбайбы. Аны угуп, мен таптакыр жок болуп калат экем деп ыйлагам. Ал эки бала менен өгөй апабыз жакшы болчу, жашай беришмек. Менин бир туугандарымдын бирөөсү, атасынан эки эле жашынан айрылып, ал өзүнүн атасын дагы билбей калган. Кийин, аны өгөй апам дагы багып калды. Өгөй апам жоош киши болчу. Бала ыйлап эле жатчу, ошондо детдомго берилип жатпайбы.

Мен турмушка (күйөөгө) апам каза болгондон кийин, таякемдикинде турганда чыккам. Мени күйөөгө берген жылды тогузунчук класста окуп жаткан болчумун, анткени кеч окубадымбы. Ошентип мен турмушка таякемдин колунан чыккам, окутпай эле чалыма берип койду. Менин чалым таякемдин жолдошу болчу, көрсө әкөө бирге иштешип жүрүптур. Мени ага мүнөзү жакшы деп беришкен. Алар мага күйөөгө барасын, барбасаң өлтүрөм деп айтышкан.

Күйөөгө берем дегенде аны угуп мен окуйт элем деп ыйлагам. Анан таяженем: «Апаң жок болсо, атан минтип жатса, балдар тигил жакка кетип калса, кантип окуйсун», – деп түшүндүрдү. Көрсө апам ооруп жатканда ага мага угузбай эле, силер күйөөгө берип, көз салгыла деп айтыптыр. Таяженем: «Апаң сени мага дайындал кеткен, мага тил ал», – деп айткан. Ошентип унчукпай эле калдым. Күйөөгө берем дегенде мен кайда барам, әмне турмуш болот деп көп ойлорду ойлодум. Бир жагынан атамды ойлодум, ал укпай калды эле, әмне дээр әкен деп. Атама

менин турмушка чыгаарымды айтышса, ал: «Мейли, силер билгиле», – дептир. Атам әкинчи аялы менен жашап, мени билген деле жок. Кийин мен таякемдикинен кеткенде, атам мага бир уй жетелеп келген жана кийим берген.

Ошентип, үч-төрт айдын ичинде эле мени күйөөгө берип коюшту. Экөөнүн сөзү мурда (буга чейин) эле бүтүп калса керек. Көрсө алар мага чейин сүйлөшүп алышыптыр. Ошентип жүрө бердим. Чалым таякем деле эч кандай калың берген жок. Байқуш таякем ага жети жүз рублдай берген. Чалымда жөн эле келгем. Согуш мезгилде калың деген токтоп калган.

Мен Коммунизмге (Арал айылынын Советтер Союзу учурунда коюлган аты) чалга турмушка чыкканда келгем. Ал кез согуштан кийин, 1946-чы жылдын башы, январь айы болчу. Мен келгенде он тогуз жашта элем. Ошентип башка турмуш болду, жаңы турмушту үйрөнгөм. Кайындарым, кайнатам жана кайненем келин келди деп әлди чакырып, той беришкен. Той-пою тараганча мен көшөгөдө эки-үч күн эле отурдум. Эшикте (тышта) болуп жатканды көшөгөдөн дагы көрүп жүрдүм. Алар өз туугандарын мен келген үйгө келин келди деп чакырышкан.

Келин болуп келгенде кайындарым мени жакшы кабыл алышкан. Кийин иштеп, турмушту үйрөнө баштагам. Ошентип, бала кез калды. Мен жаңы эле келин болуп келгенде, күйөө жолдош болуп келе жаткан киши, Жумабектин атасы, мага келин болгонду үйрөттү. Ал мага: «Эртең менен әрте туруп, от жага-

сын, жүгүнөсүн», – деп үйрөткөн. Күндөр ошентип еттү. Кийин эмнени кандай кылыш керек экенин өзүм билип калдым. Мен әртең менен уй саап, уйду бадага айдал, сүт тартып жана чай кайнатчумун. Ошентип, үч күндүн ичинде аны-мунусунун баарын билип калгам. Кийин кадимкideй эле иштеп, оокат кылып, чай кайнатып, ата-апа деп эле калдым. Апам (кайненем) жакшы киши болчу, мен апамды кайнене деп айтчу әмесмин. Ошол киши мени жакшы кабыл алыш, апамды унуттурду. Кайненем менен бир дагы жолу урушкан жокпуз, баарын эле: «Мейли, айланайын, өзүн бил», – деп турчу.

Чалымдын үй-бүлөсү көп бүлөлүү эле. Менин кайни, кайын синдилерим бар болчу. Кайын синдилерим турмушка чыга элек кези анда. Көп бүлөлүү үй-бүлөдө жашаганга дагы көнгөм. Өзүм менен төң кайын синдим мага: «Тигил идишке тигил кишиге оокат куюп бер», – деп үйрөткөн. Чалым дагы мага тигиндей кыл, мындай кыл деп айтып, үйрөтчү. Анын мәэси меникинен дагы көп болчу (ал менден акылдуурак эле). Мен өзүм деле: «Эй чал, бул эмне эле?», – деп сурачумун. Мен аны ошол кезде эле чал дечүмүн.

Мен ошол кезде сегиз субала (күлчө) камыр жуурчумун. Эт салып, кайнатама тамак жасачубуз. Мен ошол кезде кыйналгам, анткени биздин үй-бүлөдө биз аз эле бүлө болчубуз. Кийин, бара-бара ага дагы көнгөм. Келин болуп келген кезде келиним Советтин күйөөсү, кайним төртүнчү класста окучу. Алар мен жөнүндө, өздөрүнчө тамашалап кеп кылышчу

окшойт. Аны угуп кайним мага: «Жене, жене, бир чабатыны бүтүн жесен чоноёсун», – деп айтчу. Ошентсе, кайындарым күлүп калышчу, аны угуп мен болсо уялып калчумун. Анткени, менин боюм кичинекей (жапыз) болчу. Чабаты бул – казанга жасалган нан. Ошондой дагы окуялар болгон.

Ырайдын чоң кайнатасы, Кайнарбектин атасы мага өкүл ата жана Ырайдын кайненеси өкүл эне болчу. Кийин ал экөөбүз жакшы мамиледе болдук. Биз азыр дагы катташабыз. Ошентип ал менен биз жакшы жек-жаат жана кошуна болдук. Мен келген учурда дагы аларда боз үй бар болчу. Алардыкына келгенде, мени «кыз» деп тергесе, кыз экенмин деп барып эле төрүнө отуруп алыптырмын. Кийин ошонумду эстеп, абдан уялып жүрдүм. Аны апам деле мага түшүндүрүп айтпаптыр. Анткенде деле, алар мени жакшы кабыл алышкан. Ал кемпир-чал мен келгенде кийин мага баарын: «Жүр, айланайын, аскерге кеткен баланын кызысын», – деп түшүндүрүп, жаны калбай (абдан) жакшы кабыл алышкан. Ошол чоң апам мага бир ала кийиз берип, мен аны көп жыл урунгам. Ошол кездеги жасалган кийиздердин сапатына таң калам, ушундай (аябай) бекем болгон эken. Алар менин кайнатам менен кайненемдердин курдаштары болгон. Кийин алар дагы, тигилер дагы өтүп кетип, Айна менен катташып калгам. Алар мени эже дешчү, айтор, өкүл аталарымдын убайын жакшы эле көрдүм. Төркүнүм жакын жерден болуп, катташ болуп жүрдүк.

Менин чалым үй-бүлөсүндө улуусу болчу. Ошентип, жашоо-турмуштун бардыгы ушул, биздин азыркы үйдө болгон. Ал кезде биз кой бакканбыз, кайним дагы, кайын синдим дагы кой багышкан. Ошол койдун баары колхоздун малы болчу.

Чалым менден көп эле, он алты жашка улуу болчу. Ал 1911-жылы, мен 1927-жылы туулгам. Согуштан кийин эр түгөнүп калган. Мен согуш бүтүп бир жылдан кийин келсем, элдин абалы начар. Эркектер жок, бүт баары чал-кемпир. Ошон учун мен дагы өзүмдөн он алты жаш улуу адамга тийип отурбаймынбы. Көпчүлүгү согуштан келбей калышты. Анан кийин жаш кыздар, тимеле менин чалымдан дагы улуу, саксайган чалдарга тийбедиби. Ал кезде аял затына абдан кыйын болгон.

Менин кайнатам кулакка тартылып кетпейин деп, кийин жыгач тамды салдырган эken. Там 1930–31-жылдары салынган болуш керек. Буга чейин алар Көк-Токойдо жашашып, андан башка дагы боз үйү болгон эken. Кийинчөрөк боз үй жок болуп калган.

Менин кайнатамдын малы, жылкылары көп болуп, бай киши болгон эken. Кийин кайнатам артелге кошулганда, биз турмуш курганга чейин, 1927–28 жылдары колхозго эки жүзгө жакын жылкы бериптири. Андан башка дагы элүүгө жакын жылкыны бирөөгө бергендири, же саткандыр, же сойгондур. Ал малды колхозго бербей, катып багып, тирлик кылайын десе керек. Кайнатам өзү дагы айтып отурчу,

колхозго берген мал эки жүзгө аз эле жетпей калды деп. Үйгө калган дүнүйөсү болгон әмес. Ал кезде тыюу салынган болчу. Кайнатам, менимче, колхозго жылкы эле берсе керек. Аны дагы өкмөт бер деген үчүн берген. Өзү бербей калсын, ошондо бул Совет өкмөтү жанаңы чыгып келе жатканда, анан өкмөттөр келип, мынча малың бар әкен артелге кош дешет. Малды колхозго зордук менен алышкан. Болбосо сени тиякбиякка сүргүнгө айдайбыз десе, коркконунан болсо дагы беришкен. Бул артелдин убагында болгон нерсе. Мен артелди көргөн жокмун, анан колхоз болуп, адам сыйктуу болуп кичине онолуп калганды келгем. Мен келин болуп келгенде кедей эле экенбиз, бир уюбуз эле бар болчу, аныбыз дагы ошол эле жылы өлүп калган. Кийин: «Ой ата, бир жылкыны сактап койсон, оокат кылбайт белек», – деп айтсам, атам күлүп калчу. Көрсө атам кулакка тартылып кете жаздап, жылкыларын колхозго берип, ошентип куттулуп калган әкен. Андан кийин биз бай болбой, кедей болуп калдык. Кайнатам этсиз жашабаган киши болчу. Ал: «Ээ балам, сойгула койду», – деп кой сойдурчу. Биз мал кылалы деп аракет кылыш жатканда, кой союлуп калса, малды көбөйтүп алсак болмок деп кызганчубуз. Атам өлгөндөн кийин кой дагы жок болуп калды, көрсө өзүнүн насиби әкен деп аны айтып күлүп жүрөбүз.

Ал кезде малга, үйгө, түтүнгө дагы зайды салчу. Зайды – бул азыркы налог. Ошол налог менен колхозду ондошкон, ар колхозго жыл сайын зайды берип турчубуз. Ал жумуштарга дагы көп эле катыш-

тым. Согуштун убагында турмуш начар эле болчу. Көп бүлө болдук, иштеп жүргөндө, таап келип берип аттым. Жүн алыш келсем, апам байкүш тимеле сүйүнөөр эле. Анан дагы эгин алыш келип аттым. Иштеген киши акча табат. Кайын-журт менен мамилебиз жакшы болчу. Бири-бирибиз менен бир тууганыбыздан айырма болбой, жакын болуп калдык. Жетпегени жетпей келди, ошон үчүн чал-кемпирди багып, аябай иштедим. Чалымдын көп бүлесүн бактым. Согуш учурунда менин чалым согушка барган жок. Чалым согушка кетип баратканда, пром менен иштесин деп алыш калыптыр. Мен айылга келген жылдан баштап эле иштеп баштагам. Мен иштеп баштаганда, эл буудай айдачу. Биз дагы буудай айдап, ат менен бастырып жатчубуз. Согуштан кийин, 1960-жылдары жашоо кайра онолду.

Мен турмушка чыккандан кийин, таякем детдомго берип салып, бир туугандарымды сагынып жүрдүм. Менин кайын-журтум бир туугандарымды алыш келем дегенде каршы болушкан әмес. Мен эки бир тууганымды Таластагы детдомдон окуу башталаат дегенде алыш келгем. Ал кезде автобус жок болуп, Буденнийга чоң машина менен баргам. Детдомго баргандан кийин балдарды мага жыланайлак, жылаңач, тимеле, турси-майкечен беришкен. Көрсө детдомго келген балдардын кийген кийимдерин ал жerde өрттөп салышат әкен. Кийимдерин кайтарып беришкен әмес. Ошентип, бутумдагы көлөчүмдү бирине берип, маасымды экинчисине берип, үйгө ээрчитип келдим. Магазиндин баары жабык, бирок менин

багыма расписка жазып берсем, кийимди бере берет экен. Кийин чалым мага акча салып жиберген. Энегендеги тирилгесип, аларды Буденныйдан бери ээрчитип келдим. Алар менин колума үйгө келгенде эки бир тууганымдын бири биринчи, әкинчиси әкинчи классты бүтүп калышкан. Ошентип, мен Дыйкан менен Қырманчы экөөнү төң багып алгам. Бир туугандарымдын оордугун аябай тарттым.

Мен бир туугандарымды кайын-журтума алыш келгенден кийин, башкарма болгон тууганыбыздын атасы: «Буларды сен багасынбы? Ээн баш! Эми сени кайын-журтундан кетирип жиберет. Өзүндүн балан дагы токтобой, жок болуп жатса кылганын ушубу? Сен эмне үчүн ал эки баланы кайын-журтуна багып алдың? Аларды детдомго эле койбайсунбу», – деп тилдеген. Ал мени төркүнүм болуп урушкан.

Мен улуумун, улуу болгон үчүн экөөнү багып отурбаймынбы. Эки жашынан багып алгам, кичүүсү атамдан эки жашында калып отурбайбы. Мен 1927-жылкымын, мен багып алган Дыйкан кырк әкинчи жылкы, менден он беш жашка кичүү болчу. Апасы өлгөндө бешке дагы толо элек болчу. Дыйкан жаш бойдон кетти байкуш. Кийин ал түшүмө дагы кирди. Акыбал ошол болду. Синдим дагы апамдан мурда өлүп калган. Эки бала кичине бойдон калышты. Бирөө төрттө, бирөө жетиде. Алар атамдын колунда калды, анан кийин менин колума келип, мен баккам.

Ошентип мен улуусу катары бир туугандарымды детдомдон колума алыш, үйлөнүп-жайланттым.

Кийин кичүү апамдын баласын дагы багып калгам. Анткени ал бала атам өлгөндөн кийин жаш калган. Мен ага дагы барып каралашкам. Ал кезде кайним дагы жаш, кичинекей бала болчу. Менин бир туугандарым мен келин болуп келгенден кийин эки-үч жылдан кийин келишкен. Алар келгенде, кайын синдилерим күйөөгө кете элек болуп, үйдө үч кайын синдим бар болчу. Көп бүлөлүү болчубуз, иштедик, аларды бактык. Ал кезде кайтыш болуп кеткен кайын синдим биринчи класска барган болчу. Бакеним, Советтин күйөөсү, анда эки жашар болчу. Қыскасы аларга апа эле болуп калдым.

Ошондо эки жаштагы бир тууганым, азыр ойлосом, неберем Урматтын курагында экен. Мен эки бир тууганымды Аралга, азыркы турган үйгө алыш келгем. Үч жыл бою балдарды кандай багып жатат деп интернattan келип көрүп жүрүштү. Алгач Қырманчы келбейм, ошол жактан окуйм деген. Кийин институтта окуду. Ал жакка киргенден кийин бүтүргөн. Мектепте алардын ата-энеси бардай эле тартиптүү экенин мага айтышкан. Урушпайт, сабакты жакшы окушат дешчү. Мен аларды детдомдон алыш келгенде 30–40тын ортосунда болчумун. Ошентип Дыйкан менен Қырманчы ушул үйдөн үйлөнүп-жайлансышкан. Кийин өздөрүнчө жашап калышты, балалуу боло электе, ушул үйдө турушкан. Тилекке каршы, Дыйкан менен Бакен каза болгондо, алардын эки келинин дагы колубузга алдык. Менин эки келиним үйгө келгенде, үйдө аябай көп киши болуп,

башка әлдер бул силер жашаган үй үйбү же общеҗитиеби деп айтышчу.

Мен келин болгонумда он бала төрөп, анын төртөө өлүп калбадыбы. Ал төрт баладан тышкaryы Кыялды кошкондо жети балалуу болгом. Согуш бүткөн кезде, 1948–1949–1951–1953-жылдары катары менен төрт бала төрөп, төртөө тең чарчап калган. Эки кызым жана эки эркегим чарчап калып абдан жаман болгом. Азыркы улуу неберем Нургыздын апасы – менин бешинчи болуп төрөлгөн балам. Ал 1955-жылы төрөлгөн. Ал төрөлгөндөн кийинки балдарым, Кудайга тобо деп, беш кыз, эки эркегим бар. Андан кийин мен Кыялды уч айында багып алгам. Мен ошол балдар токтобой, чарчап калгандан кийин абдан жаман болуп калдым. Азыр ойлосом, ошол 1948-жылы төрөлгөн балам әмдигиче картайып калбайт беле.

Бир туугандарымды детдомдон алып келгенден кийин дагы бир балам чарчап калды. Алар келгенден кийин бир жылдан кийин төрөгөм. Ошентип балдарым токтобой, эми (азыр) мээмдин түгөнүп калгандагысы. Турмушта ошентип, балдардын азабынан көп ооруп калдым. Ооруп, намаз окуп, молдого дем салдырып басылгам. Намазды дагы окуп жүрдүм, ишти дагы кылып жүрдүм. Ошол кезде атеизм болгону мага тоскоол кылды. Жашыруун намаз окуп жүрдүк. Анткени бул атеизмге каршы болчу. Больница жатканда стулдарды (отургучтарды) жыйып-жыйып (тизип), артына жашырынып намаз окучумун. Орус сестралар келип намаз окуганды көрсө урушчу, ал эми кыргыз сестралар эч нерсе дешчү әмес. Ошентип, боль-

ницага жатканда намаз окугандан аябай коркуп турчумун. Кайсыл жакка барам эми деп, окубай калсам, бир нерсе болчудай сар-санаа болчумун. Кийин дин ачылып калгандан (эркин болгондон) бери жыргап калбадымбы. Биздин кездеги дин азыркы балдарга жукпай калды. Балдарым токтобой, ага кейип оорусам керек. Кийин балдар төрөлүп кичине болгон кезинде дагы ооругам. Көп жыл бою, көбүнчө ашказанным ооруп, гастрит жана грипп болуп дарыланып жүрдүм. Андан кийин балдар чоноюп, колумдан жумушту алыш жүргөндө айыга баштадым. Оорусам, Зуура деген кызым мага кир жуудурбай, карап жүрдү. Ошентип балдарым мага каралашып, дары ичип, укол алыш, азыр жакшы болуп калдым.

Мен келин болуп келгенде чалым намаз окуй элек болчу, ал намазды кийин гана окуду. Кийинчөрөк экөөбүз тең намаз окудук. Ошентип бизде балдар төрөлдү. Ал кезде бизди аялдар эле үйдөн төрөтүп коюшчу. Акушерканын ордуна аялдар, кемпирлер төрөтүшчү. Мен бул жакка келгенде дагы кайненем төрөтө турган аялды чакырып келип мени төрөткөн. Бешинчи балама чейин үйдөн эле төрөдүм, кийин Зуурдан баштап додгурда төрөдүм. Андан мурун Аразатты ушул жерден эле кемпирлер төрөткөн. Айланайын, менин балдарым токтобой калбадыбы. Канча жакшылыктарды, канча жамандыктарды көрдүм. Совет учурунда мазарга, элге айтпай, көрүнбөй барчумун. Ал кезде закон күчтүү болгон эле. Милициялар келип алыш, молдолорду андышчу. Ошентип, Акбүбү мазарга мени караңыда ээрчитип барды. Мен

мазарга үч жолу бардым. Балдарым токтобой, тилеп алдым балдарымды, мазарга барып, көрбөгөнүм көр болгон. Тетиги Кен-Колго жөө барган күнүм дагы болгон. Манастын күмбөзүнө, ушул жактан ошол жакка жөө барыш деген әмне. Ал жакка чейин жөө барыш алыс болчу. Ошентип, анан тилеп алган балдарым ажал жолунда болуп калбадыбы. Андан кийин ар жерлергө, киши барбаган жерге бардым. Аразатты төрөөрдө дагы мазарга барып жүрдүм, акыры анын өмүрү жакшы болду.

Кийин менин азыркы улуу балам Ыдырыс боюмда болгондо, биз бир там салдык. Бул тамдын салынганына дагы мәэнетим көп, анда жыгач жок, шифер жок кез болчу. Аларды барып складдан сурап келчүмүн. Чалым болсо жоош киши болчу, ал: «Ээ, тимеле жаап коёбуз», – дечү. Мен ага болбой жыгачтарын алдыргам, бул там өзү финский там. Чоң кылыш салдым, азыркыдай әмес, кичинекейи-рәэк болчу. Андан кийин келип, мен трактордо иштеп жүрдүм. Бир туугандарымдан кам санабайм деп, кайненем менен аларга кийим алыш бердик, ошо менен ушул үйдө өзүбүздүн баладай болуп чоңоюп калышты. Менин бир туугандарым жөнүндө кайындарымдын бирөөсү дагы: «Булар бир башка экен», же «ай булар жетим экен», – деп кеп кылган жок. Ошон үчүн мен аларга ыраазымын. Мен кайындарымды балдардан жадап (тажап) кетет болуш керек деп ойлогом.

Мен салыштырып ойлоймун, азыр бирөө келсе, бат эле жадап кетебиз. Ал кезде, батып эле, чогуу

кайната жана кайнене менен жашашчу. Ошентип, Дыйкан менен Кырманчы өзүбүздүн баладай эле болду. Ал әми Бакенди болсо он беш жашка чыкканча бакканбыз жана кийин ал өз апасына кеткен. Өз апасына баргандан кийин деле биз менен чогуу болуп жүрдү.

Дыйкандын аялыш кийин бир кыз төрөгөн. Аны дагы үч жашка чейин мен багып жүрдүм, андан кийин азыркы неберем, Кыял боюнда болгондо, келиним мага келип: «Баланы баккан кыйын болуп жатат», – деп амалын таппай отурушкан. Мен ага: «Кыйналыш жатсанар Кыялды багып берем», – дегем. Ошентип, Кыялды багып алдым, андан кийин Кыял аларга барбай койбодубу. Кыял эң улуусу әмес, Бишкекте Кыялдан дагы улуулары бар. Ушундай, баары жакшы, алымдын келишинче иштеп жүрдүм, баланы дагы багып жүрдүм. Ал кезде бизде отпуск деген жок болчу. Төрөп алыш эле, балдарды кайненеге же кыздарга берип, кайра ишке чыкчубуз.

Ал кезде жаман жашоо болгон әмес, ынтымактуу, жакшы жашоо болгон. Үй-бүлө менен, тууган менен бай деле болгон жокпуз. Тақыры (жок) жерде дагы калган жокпуз. Орто болуп, жакшынакай жашадык. Мен ошол кездеги жашообузга ушундай (аябай) баа берем. Андан кийин төрөлгөн жети балага медаль берген. Балдар жанагинтип токтобой калып, ошол шартка дагы карабастан төрт-беш жыл иштегем. Ошентип Коммунизмде (айыл) ушундай жашоо болгон жана менин Коммунизмге келгениме алтымыш жыл болот.

IV Бөлүм

КОЛХОЗДОГУ ТУРМУШ

Балдарым төрөлгөнгө чейин чалга кошуулуп учетчик болуп иштегем. Анын жанында кошо жүрүп, кийин эки-үч жылдан кийин мен балалуу болуп, үйдө отурдум. Чалым мен үйдө болгондо дагы иштеп жүрдү. Кайненем дагы балдарды бакты.

Коммунизмде колхоз 1929-жылы уюшулган. Колхозго 1928–29-жылдары алгач артель деп кошуулуптур. 1917-жылы революцияга чейин бул жерде Араб, Терек, же Талды-Булак деген болуштар болгон. Алар 1929-жылга чейинкилер, сельсовет дегени, губернатор дегени бар. Болуш – бул бир аймактын эли. Ал эми старшин андан кичирээги. Болуштун эли, старшиндин эли деп жамаат болуп турушчу экен. Бул кыргыздын бөлүгү болгон. Анын дагы орун басары бар болчу экен. Мен билбей калдым, көзүм ачылгандан эле колхозду көрдүм. 1930-жылдары Араб айылынын орду эгин талаа эле болсо керек. Менин чалымдын үй-булөсү ошол Көк-Токойдо турушкан экен. Андан кийин бул Сары-Булакка келишиптири. Жа-

зында келип, андан кийин кайра кышында Көк-Токойго кетишчү экен. Мен аны көргөн жокмун, уккынмынды айтам. Кайненемдин төркүндөрү биякка (бул жерге) Болуш деген кишиге таянып келишиптири. Элден мурун алар көпүрөнүн нары (аркы) жагында жашашкан экен. Алар биерге (бул жерге) келишип, там курушуп, кыштак куруулуптур. Кийин кошуулар дагы келип башташыптыр. Ал кезде баары артель болуп салынган. Ушу Пионер, Араб деген кичинекей колхоздор артель болуп уюшуптур. Алар Пионер колхозу, Араб колхозу деп аталган. Алардын баары кийин отуз жылдан кийин болду. Кийин артелди жаны колхозго көндүрдү (жаны колхозго айланты). Көрсө, Коммунизм колхозу мен келгенге чейин эле биригип калыптыр. Мен келген 1946-жылы биякта 1929-жылы түзүлгөн колхоз уюшулуп отурбайбы. Ага чейин колхоздор өзүнчө эле болушчук. Бул жер Пионер деген кичинекей колхоз эле, ал эми бул жер кичекей Араб деген жер болчу. Аナン экөө тен бир Араб болуп отурбайбы. Мурун Коммунизмде беш колхоз бар болчу, алардын баары биригип, бир колхоз болуп калган. Ал беш колхоз кийин кыскарылды. Анда беш колхоздо беш ферма бар болчу. Уй ферма, кой ферма, жылкы ферма деп койчу, алардын учетчиктери дагы бар болчу. Ошондой кылышып уюштуруп, андан чоң коллектив кылышып, ошентип элдер бошогон.

Сакмалчылар туутка барып, туутун санашчу. Ыптыр-сыптыр жумуш көп, тимеле бүтпөйт. Көп жыл кой багып жүрдү, сакмалга барышчу. Андан кийин

туудурушту, аны өлтүрүп койсо дагы, өлтүрүп алдынар деп жооптуу болушчу. Аларды дарылаган додгурлар дагы бар болчу. Кийин Энгельс дагы чоң колхозго кошулду. Көп болуп, Пионер, Большевик, Терек, 1-Май, Жаны-Турмуш ушулган эле. 1917-жылы ушул беш жер бириккен. Мен бул жакка келгенден кийин Коммунизм болуп, 1952-жылы бириккен.

Өзгөрүш, Өрнөк, Энгельс кошулганда, алардын жери тоо-таш аз болуп, биздики көп болуптур. Ушулардын жерин дагы ат менен ченедим. Жер айдоолордо ушулардын жеринде ат менен иштегенбиз. Саржан менен Энгельстин жерин ченедим. Анын келинкыздарга айтсам таң калышат, атка кантит минип жүрөсүн деп. Минип эле ченегем. Алар жакшынакай эле кошулуп жашашкан, кайра бөлүнгөндө бул жакка тегирменге келишип убара болушпадыбы. Конторго, сельсоветке, айыл өкмөткө келишти. Аナン ошентип убара болуп жүрүштү, эми көнүп калышты. Бардыгы биерде болчу, центри дагы ушул жер болгон. Азыркы мектеп детсад эле. Ушул детсадка балдарды, Назирди берген. Ошо колхоздор бирибири менен кошулган учурда райком, исполком деген бар болчу. Ошентип өкмөт тарабынан бириктрилген.

Эл деген букара сайдын ташындай, суу кайда барса, кете берет. Эл әчтеке деген эмес, эмне десе макул болгон. Кошулушуп эле, аралашып калышты, аナン баягы ич ара көнбөй жүргөндөр дагы болушкан. Биз-

дин айыл, тигил айыл деп, аナン кийин эле Коммунизм болуп биригип калышты. Коммунизмге көп башкарма келди, ошонун убагында иштеп жүрдүм. Аナン бир колхоз болуп бириккенден кийин, көп нерсе өзгөрдү, баягыдай кичинекей-кичинекей эмес, колхоз чоноюп, кампаларга, кашарларга кулпу салынды. Жакшы башкармалар келишken. Жакшы курулуштар курулган. Ошентип эл онолгон. Жакшы эле колхоз болчу. 1950–1990-жылдары башкармалар жакшы эле сарайларды курушту. Көптөгөн кашар, уй, кой сарайлар бар болчу. Караколдон бери ташып салдырган жакшы сарайлар бар эле. Аны Лениндиндеги Турусбек деген башкарма салдырган. Кийин кашар жок болгондо, менин ичим ачышып калды. Байкуш, ошол кишинин әмгегине ичим ачышты. Ошол Талды-Булакка баратканда сарайлар, клубдар бар эле. Ал кезде, жогору жакта кичинекей магазин эле бар болчу. Андан башка тегирмендер, клубдар курулган. Ошол клубдарда концерттер болчу, кийин эле бузулуп кетпеби.

Биз 1946-жылы келгенде, бул жер бир кичинекей эле времянка там болчу. Ал кезде согуш жаны эле бүткөн. Бизде андай деле көп акча жок болчу. Ал кезде беш-алты уюбуз, коюбуз, әчишибиз жана атыбыз бар болчу. Кийинчөрөк биз жакага түшкөндөн кийин малыбыз өлүп калган. Эн башталышында биздин мал өзүбүздө эле болду, аларды колхоз кийин эле алган. Ал убакытта биздеги мал аз болчу, бирок башка көп элдин малдарын колхозго деп алып кошушкан.

Алар согуш башталгандан кийин, багарга киши жок болуп, өздөрү эле жоголуп калышкан.

Биз тамак-ашты рублдан башка акчага сатып алчубуз. Ал кезде, кызыл 30 сомдук кагаздар жана ошондой эле 25, 50, 100 сомдуктар болчу. Ошол убакта сом эле болчу, ал учурда биз рублди билген әмеспиз, рубль кийин чыкты. Ал кездеги акчанын кайдан келгенин мен билбейм калдым. Биз бала кезде акча урунуп жүрдүк. Акча болбой оокат болбайт. Акча согуштан кийин эле которулуп кетти. Биз согушка деле жардамга деп акча берип жатчубуз. Китетте деле жазылып жүрөт әмеспи, баланча акча согушка жибердик деп. Анан ал акчанын рубль экенин, балакет әкенин билбейм, бирок биз акчаны урунуп жүрдүк, мен өзүм дагы урунуп журдүм.

Биз 1946-жылды келгенде, бул жерде Арал мектеби бар болчу. Ал мектеп 1938-жылды эле курулган жана мектепте менин эң кичүү кайын синдим жана кайним экөө окушкан. Ал кезде Үч-Эмчекте мектеп жок болчу, бир эле Арал мектеби бар эле. Анын үстүнө мектеп эски, кичинекей там болчу. Кийин эле 1958-жылды мектеп ондолгон жана ошол эле жылды, менин бир тууганым, синдим Кыялдын атасы ошол мектепти окуп бүтүргөн. Менин эки бир тууганым тен Арал мектебинде окууну бүтүрушкөн. Алар окуганда мектеп ондолуп калган болчу. Аралда мектеп жок болгондугуна байланыштуу, жетим жана жетим әмес дагы балдар интернатта чогу окушкан. Ал кезде азыркыдагыдай алты-жети жаштан

окууга бара баштаган әмес, интернатка улуурак жаштагы, чон балдар-кыздар барып окушкан. Интернат дегени ал обшежитиедей болчу. Жатаканада жатып, тамак ичиp, чогуу окушчу. Балдар-кыздар интернатта эки-үч жыл окушчу жана интернатты бүткөндөн кийин өкмөт аларды мектептерге мугалим катары жөнөтчү. Ошентип интернатта окуган балдар өздөрү окуп жүрүп, кийин бизди окутту. Интернаттын убагында директор Алымбеков Турусбек деген киши болчу.

Кийин Көк-Арыктагы биринчи интернат биринчи Көк-Арык мектеби болгон. Интернат дагы, мектеп дагы бир эле имараттын ичинде болчу, анткени ал кезде мектептер аз болгон. Ошентип, интернат Көк-Арык мектеби болгон кезде, мектептин директору, азыркы, кадимки эле Дастан Сарыгуловдун өз атасы Ислам Сарыгулов болгон. Кийин, согуштун убагында Ислам Сарыгулов кетип, анын ордуна Төөбаков деген казак киши директор болуп келген. Мен окуп жаткан учурда директорлор бат алмашып, кийин аларды жакшы деле тааныбай калдым. Азыркы Эралиев Сүйүнбай Талаастагы Шарапин аттуу интернатында окуган. Мен ошол кезде окуган мектеп азыр жол боюнда турат, эскирип дагы калды. Азыр башка жерге жаны мектеп салышкан.

Бул Назирдин тамы 1962-жылды салынган, буга көп болуп калды. Мен келгенде мунун ордунда жыгач там бар болчу. Ошол тамда жашачубуз. Кийин жыгачын бузуп салып, кирпич куюп жашадык. Баш-

ка жыгач там 1949-жылы салынган болчу. Ал кезде мындай (азыркыдай) тамдар жок болчу жана биз кичинекей тамдарда жашашибуз. Андан кийин тиги тамды 1967-жылы ондодук. 1949-жана 1962-жылдары дагы азыркы экинчи балам Назирдин тамы турган жерде жашадык. Эң бириңчи там качан салынганын билбейм, мен келе әлекте салынган болчу. Ал там ошол мурда колхоздун убагында салынган үй менимче. Жыгач тамга чейин үч комнат үй болчу экен. Андан башка дагы боз үй бар болчу.

Ал әми бил үй мурун кайнагамдықы болчу экен, бирок кайнагам мен келин болуп келе әлекте өлүп калыптыр. Кийин биз дагы Буденнийга там салабыз деп, чийки эле кирпич тургузуп койдук. Биздин тамыбызды Ақылга жаап (бүтүрүп) ал деп бергенбиз. Ошентип, биз ал жерге барып жашаган жокпуз. Бул мен азыр жашап жаткан үйдү әки жолу салдык (курдук). Бириңчи жолу, 1949-жылы там салганда, ал жапыз болуп калган. Ал кезде шифер салган жокпуз. Кийин, 1962-жылы кирпичтен (кыштан) там салдык. Кирпичтен там салып бүткөндөн кийин жыгач жок болуп, чалым тамбашты топурак менен жабабыз деген. Аны угуп мен чалым менен: «Тамды әми жакшылап ондосок, аны кантитп кайра топурак менен жабабыз?», – деп урушкам. Мен ага көнбөй, Ыдырысты көтөрүп алыш, жыгач саткан жерге баргам. Барсам, жыгач 1500 сом эле экен, бирок 1500 сом ал кезде 15000дей акча болчу. Ошол жыгачты сатып алыш, ошентип жашап калдык. Ал

кезде баары колхоздуку болуп, әлде кичинекей эле жер болгон. Ошол жерди айдачубуз, бирок ал кезде жашылча айдачу әмеспиз. Ал кезде әл картөшкө, буудай эле айдачу. Буудай айдаганга жерибиз кичинекей болчу. Андан кийин Ыдырыс балам там салдырган, ошонун бардыгы чогуу отуз сотик болчу. Аナン аны дагы кийин өкмөт он-он беш сотик кылышпазайтып койгон. Ал кезде жерди колхоз берчү. Колхоздун жерине буудай сепчүбүз, аナン огородко картөшкө дагы айдачубуз. Андан тышкary, беде, экспорцет, чөп сепчүбүз. Жашылча кийин эле чыкты. Ал кезде алма дагы жок болчу. Капуста менен пиязды кийинчөрөк, ошол 1920-жылдан кийин айдай баштадык. Картөшкөнү дагы ал кезде сатканга эмес, жегенге эле айдачубуз.

Бизде көп-көп бүлө болуп калдык. Он төрткө барып калат болуш керек. Бизге Сайранын кайненеси дагы кошулуп, бул жерде эле жүрчү. Бул там аныкы болчу. Баласы окууда болсо, ал бул жерде жүрүп калган. Ал дагы ошол кайнимден жер, кой алган жана өзүнчө түтүн болбогондон кийин бизге кошул десе, кошулуп калган. Бакен менен Сайра баласы окууда болгондо окушкан. Ошондо ар бир булөгө беш койдон тийген. Ошентип, азыркы неберелерим Медина, Тунук, Үмүт, Тахмина төрт кыз тен үлө санына кошулуп калышкан.

Менин чалым бригадир болуп иштеген. Мен келген жылды жыйырма кой айдал келди. Бригадир болуп, бир колхозду иштетип жатса, акча жок деп, эмгегине жыйырма кой беришкен. Ал койлор 1945-

жылдын аягында берилген. Аны алышп, байып эле жатып калдык. Ошол жыйырма койдун он коюн атама союп бердик. Кайнатам кой сойгула деген киши болгон. Мен келгенге чейин, 1946-жылдын башында, ошончо койду союп жешиптири, сатышыптыр. Мен келсем беш-алты эле кой калган болчу. Ошол кезде элде акча жок болуп, Каракол колхозунун коюн бағып берчүбүз. Чалым ошол жакта дагы иштеген. Койлор жана трактор дагы анын бир жылдык әмгегине берилген. Ал кезде әмгегинин барын әсептеп, премия (сыйлык) деп берчи. Анткени ай сайын акы таратмай жок болчу жана ай сайын аванс (алдын ала берилген айлық акысынын бөлүгү) катары эле берчү.

Биз жөн эле жек-жааттарга конокко барып келбесек, андай майрамга баруу деген такыр жок болчу. Кыскасы бул үйдүн эшигин кулптаган жокпуз. Бирибиз үйдөн кетсек, бирибиз үйдө болчубуз.

Чалым әкөөбүз алыш деле кыдырган жокпуз. Мен Баткенге кеткенде, чалым үйдө болчу. Анын үстүнө келин-бала, тигилер дагы койдо жүрдү, алардын балдары бул үйдө болуп калат, кайын синдилирим койдо жүрсө, алардын балдары келип калат. Биздин эшик жабылса, алар кайда барат, биздин эшигибиз жабылган жок. Обшежитие сыйктуу эле болуп жашачубуз. Биз жайлоого кеткенде, каптап келишчү жана биз жайлоодон келгенден кийин дагы келишчү. Бул жердеги кайын синдим жана жогору жактагы кайын синдим дагы койдо болушчу. Анын балдары жаш болгон. Аларды көчүрүп жаткан чал, алар ке-

лишип, кетишип жатканы. Бирибиз кетсек, бирибиз калчубуз. Мен көбүрөөк айылладым.

Ал кезде эркектер жок, аялдар трактордо дагы иштешкен. Менин чалым дагы Каракол колхозунда бригадир болгондо ал жакта аялдарды иштетип жүрдү. Ал кезде аялдар мен келе электре эле колхоздо иштешиптири. Эркектер жок болуп калган учур, аялдар трактор айдаптыр. Кийин бронь менен менин чалым согуштан калып калып, аялдар менен иштептири. Мен согуштан кийин келгем. Чолок-чулактар бирин-экин болуп иштеп, аялдар иштен бошоп калышкан. Айла жок, аялдар мұрзө казган учурлар дагы болгон. Мұрзө казган аял трактор айдай албайбы? Чалым төрт-беш аялды трактор айдатып, биринчи билбейт, улам бирөөнүкүн жүргүзүп берем дейт. Алар мындай барганды әле өчүрүп алышп, азапка калдым деп чалым айтчу. Аялдар айласы жоктон тракторист болушкан. Аялдар башкарма дагы болушкан. Звеновой деген бригадирдин кийинкиси болчу. Алар селспектеп иштеп жүрүшту. Аялдар кампаучы дагы болду. Ал кезде эгин кампага куюлчу. Ошентип аялдар далай эле жумушучалардан болду. Алардын башка айласы жок эле. Эркектер деле аялдардын үйдө отурганын каалаган, бирок үйдө отурган аял жок болгон. Карасан эле, арык чаап жатканы, орок оруп жатканы, кырманга барып жатканы. Кыркынга дагы аялдар барып жатты. Агрегат деген нерсе кийин чыкты, аялдар дагы кайчы менен барып, колхоздун койлорун кыркышчу. Аялдардан көп жумуштар өттү. Мугалим, директор дагы аял болгон. Бул уят әмес

болчу. Айыл өкмөтүн ал кезде сельсовет дечү. Сельсовет дагы аял киши болгон. Ал кезде баары тен болчу. Азыр эми, колхоз тарагандан бери, көпчүлүк эркектер үйгө отур дегенинен, аялдар үйгө отуруп калышты. Аялдарга жумуш бербей койбодубу. Берсе аялдар дагы деле иштемек. Түштүктө пахта терген герой аялдар көп болчу. Эми ушу кыргыздын салтын карабайсыңбы, мурда аялдарды тен көрүп иштетип койгон. Анан өз әрки колуна тийгенден кийин, үйдө отуруп, иштебей калды. Эгемендүүлүк болгондон кийин эле ошентип калды. Эркектер өздөрү эле иштеп, аялдар биякка чыккан жок. Аялдын үйдө болгонун эркектер каалаганбы, же аялдар өздөрү каалаганбы, айтор, экономикалык өзгөрүү болуп, ошол өзүнөн-өзү болуп калды го деп ойлойм. Бир мугалим эле болбосо, аялдар өзүнөн-өзү эле чектелип калды. Эркектер тыюу салса салгандыр, бирок көзүм менен көрбөгөндөн кийин билбейм.

Окууга бара албасам, ошол сегиз класс билимим менен анан трактордун эсеп-кысабы, бир тракторго канча май кетет, ал канча жер айдайт, канча доход түшүрөт, ошол боюнча отчет жазчумун, ал майда жумуш – көп жумуш болчу. Жумушка алардын астына мени жарайт бекен деп директорго чалым ээрчитип барган. Мени жаздырып көрүп, текшеришип, анан учетчик болуп калды. Иштегенге, эч ким эчтекени бүткөн әмес. Жанагы Абдысадыр деген айыл өкмөттүн апасы экөөбүз тенбиз карайлаган убакта, ал дагы, мен дагы бухгалтер болуп иштегенбиз. Ошентип иштеп калгам. Иштегеним туура болуптур,

эки-үч жыл иштедим, андан кийин шартыма карата иштебей калдым. Шарт болсо иштей бермекмин. Буга чейин иштейт, аялдардан болот деп, райкомдордон адамдар келчү. Анан азыр андай жок, анан аялдар биз иштейбиз деп талаша албайт.

1946-жылы там дагы, боз үй дагы бар болчу. Кийин, 1947-жылдарда каттуу жер титиреп, коркupsалтын калдык. Ал кезде кайненемдин элүү-алтымыштагы курагы. Менин өлүп калган кайын синдиимдин мектепте окуй әлек кези болчу. Кайненем саанчы болчу жана өзү курактуулар менен, он үч аял уй саачу. Кышкысын боз үйдө жашап жүрдүк, кайненем жашыраак, менин такыр жаш келин кезим. Андан кийинчөрөөк мен тракторго иштеп кеттим. Трактордо иштегенче уй саашып жүрдүм. Жайында бир жылкысын дагы саашып калдым. Чогулуп саап, машинага тартышат, каймагын сыйдырышат. Мен тимеле эрте туруп, чарчап: «Ии, качан кутулам», – деп ойлоочумун. Кийин трактор жумушуна кетип калып, уй саагандан кутулуп калгам. Мен колхозго жаны эле келген кезде жакшы эле болду. Биз кайненем менен кайнатамдын колунда болдук. Балдарды кайненем алыш калып, багыш күндерге закон (мыйзам) кыйын болчу экен. Эртен менен түндүк болсо, түндүктү тартышчу, уй болсо, уйду саашчу, бәэ болсо, бәэни саап, кемпир-чалдын чайын кайнатып, баарын белен (жыйыштырып) кылыш күндерге законын кийин болчу экен. Эртен менен түндүк болсо, түндүктү тартышчу, уй болсо, уйду саашчу, бәэ болсо, бәэни саап, кемпир-чалдын чайын кайнатып, баарын белен (жыйыштырып) кылыш турушчу. Мен балдарды, кайним менен кайын синдилеримди окууга жөнөтүп жүрдүм. Жумуш ме-

нин башымда болчу. Көрсө бардыгына чыдаптырымын. Ии, энди (азыр) ойлойм, ошол кезде бышык экенмин деп. Жайлоого кой бакканы барганбыз, бәэсаап, кымыз жасап. Ошентип көп-көп жумуш болгон. Жумуш жагынан тарткан (аянган) жокмун. Ал эле әмес, шырдактарды оюп, бул ишти дагы жасадым. Курак жасаган иштерим дагы көп. Эмнени айтайын, ошондой турмуш болгон. Айтор, өзүмдүн жашоомдо тыным болгон жок. Бир эле чоң болуп, актив болуп калбаганым болбосо, андан башкасы жакшы эле болду. Кийин Кара-Сууга бир сотиктей жерге жүгөрү айдаттык. Сотиктен башка жер жок болчу, анан ал жактан жүгөрү алып келдик.

Бул жакка келип, тракторго иштеп, анан үй-бүлөнү бакпадыкпыш. Айтор, учетчик дагы болуп иштеп жүрдүм, талаада дагы иштеп жүрдүм. Ошентип очеред (кезек) менен иштечүмүн, анткени бир эле убакта иштей албаймын көп жылы болуп атпайбы. Трактор менен иштеген кезде, колхозго иштеген жокмун. Өзүм үй жумуштарын кылып, талаага кете албай калгам. Андан балдар бар, чал-кемпир болсо картайды. 1955-жылга чейин, Аразат боюмда бар кезде дагы трактордо иштечүмүн. Анын ортосунда бала бактым, бул болдум, иштебей калдым. 1960-жылдарда балам Ыдырыс менен болгондо апийим алдым. Экинчи балам Назирдин убагында тамекиге иштеп калдым. Кәэ бир жылдардын арасында отпуск (дем алыш) болуп калат, ал учурда иштебей калам. Ошо эл менен үч жерде иштедим. Кийин, үй

оокат менен дагы иштегем. Анан эмне кылам, үйдөгү жумушту дагы бүтүрчүм. Атка минип барып, жер ченеп, андан тышкary үйдөн кемпир-чалга оокат (тамак) берчүмүн. Ал кезде кыздары күйөөгө кетип калган жана күйөөгө тийгени кайра үйгө келе элек болушчу. 1952-жылы Совет учурунда жашоо женил болгон, анткени 1952-жылдары союз куралганга чейин оор болчу. Ал убакта ашык эле болбосо өзүмдүк малды колхоз алган жок. Эл колхоздун ортодогу ма-лын багып берди. Нормасынан ашык малды сатып алган жокпуз. Ал кезде беш кичинекей колхоздон мал чогултуп отуруп, анан көп колхозго чоң мал болуп калган. Ошо кездеги өкмөт элден алган малды ортого артель деп чогулткан. Артель деп чогулткан экен, ошондон анан колхоз жараган. Ошентип, колхоздо мал куралып баштаган. Артелге мал ко-шуп берген деп кайнатам айтып жатчу. Ал кезин мен билбейм. Маленковдун убагында жылкыны кармаганга дагы уруксат берип калды. Хрушевдун убагында жылкыны кайра алып койгон болчу. Ошондо, Сасықбайдын атасы болуш керек: «Маленков берген байталды, Хрушев келип кайта алды», – деп, анысы ылакап болуп кетти.

Болгондо мал менен эле отурчубуз жана малдан дагы бир үй, беш эле кой кармаганга уруксат болчу. Аны эптеп колхоздон жашырып бакчубуз. Кыштын күнү январда бир текшерип саначу, андан кийин жайдын күнү бир саначу. Айылдын сельсоветинен жашырчубуз, кәэ бир баккан малыбызды. Ал кезде бардык мал колхоздуку болчу. Ошол колхоздун ма-

лын багып, ошондой жашоону өткөрдүк. Мен весовшик (таразачы) болуп иштеп, әлден апийим алчумун. Ошондойдон сottолот адамдар. Апийимге пряниктен, ак самындан дагы талкалап кошкондор болду. Аны мен көрөм, болбосо тигил жерден жооп берем. Бир күнү ак самын чыгып калды. Текшерип жаткан киши дагы аны көрдү. Аны кошуп койгон киши сottолду. Дагы бирөө жети жылга сottолуп, төлөп келди. Кичине эле теришет, ал эми төккөндөрү 500–600 грамм, же килалап. Планды толтуруш үчүн тигини кошот, анан тазасын өзүнө алыш калат. Тазасын сатып, соода кылат. Кошумчалап келип, көбөйтүп, мага өткөрүп көёт. Мен алыш барган жерден тиги киши чалып туруп, көрүп алчу. Ал киши Таластан ары алыш барып өткөрчү. Көпчулуктө көп-көп болуп келчу.

Апийимден кийин тамеки дагы бул жакка айдалган. Аны дагы жакшы болбайт деп алыш таштады. Апийимди әмне кылганын билбейбиз, аны өкмөт алыш таштады. Тамекини деле өкмөт кыскартып койду. Тамеки төмөнкү жакта дагы деле бар. Ал орусттан келген. Айда десе айдап, кой десе койдук. Буйрук чондордон келчу. Апийимден кийин тамеки башталган, анан кийин тамекини дагы алыш койду. Ошону менен әлдин жаны жай алыш отуруп калды. Анан колхоздор тарады. Болбосо, тамекиге деп такылдата қубалачу. Ал кезде иште деп, бригадирлер қубалачу, эми эл өзүнө иштеп, темселеп калбадыбы. Бригадирлер әшиктиң астына далай келип жүрдү. Убагында эл деле көнө берет экен, кандай десе, ошондой болуп. Колхоздо тамеки токтогондон кийин,

картөшкө болгон жок. Ал кезде картөшкө өзүмдүк нерсе болду. Ар биригин өзүндө сотик бар болчу. Колхоздо капка толтуруп, буудай, арпа көп айдалчу. Баары колхоздун кампасына, тегирменге төгүлчү, анан иштеген элге әмгекке деп ун, буудай таратчу. Чөп, беде, экспорцет баары колхоздуку эле. Маямая кылып чөп жыйып, аны чабандардын сарайларына жеткиришчү. Чабандарга чөптү чаап, жыйып берчүбүз. Колхоздо кой көп болчу. Жылкы дагы, топоз дагы, уй дагы бар болчу. Эл уй саап, сут төгүшчү. Өзүнчө жакшы, чоң колхоз болгон. Кийин ал колхоз кайра тарабадыбы.

Андан кийин жакшы эле болуп калды. Иштеген мээнетим кайтып турса, жакшы әмеспи. Ошондон кийин кайра куруу деген эң кыйын болгон. Назир төрөлгөн кезде беш ай болчу, ал деле пенсияга кошулган жок. Аны изилдебетирмин, жөн эле иштеп жүрдүм. Ошол турмуштун шартына жараша, эч ким иште деген жок, карап отургандан көрө иштедим. Чал менен бирге трактордо жүрдүм. Кийин, чалым дагы трактордун жумушун таштап, колхозго келип, уста болуп иштеп калган. Ал апийимде иштегенде, мен дагы чалым менен чогуу апийимде иштедим. Кийин чал-кемпирди багыш керек болуп калды, кайнимдер кой багып кетишти. Анын үстүнө ошол кезде үйгө жаңы келин келген болчу.

Ал кезде Буденныйдагы МТСте, жерди ченеп дагы иштегем. Ал МТСке дагы отчет өткөрүп берип жүрдүм. Беш күндө бир жолу отчет берчибиз. Жаш кезде телпилдеп көп иштедим. Чалым бригадир бол-

чу. Ошондуктан, улам ар кайсы колхозго барып жүрчүбүз. Ошентип, күзүндө әгин чаап, ал әми жазында әгин айдачубуз. Ал кезде колхоз кезде, әл дагы на-чар турчу. Мындей бак-дарактар, тамдар жок болчу. Ар кайсы жерде жапыз тамдар бар эле. Ошол кезде айлық албай эле, колхозго бекер эле иштеп берчибиз. Баягы биз эле трактордон әгин алчубуз, колхоз айлық берчи әмес. Ошентип анан колхоз оңол-гон. Бекер иштедик, ат чапкандар канча болчу? Орок оргондор канча болчу? Байкүштар.

Мен бириңчи Ленинде, кийин бул жак Арада, андан кийин дагы Өзгөрүштө иштедим. Кийинчे-рәэк берки жактын баарын чогулткандан кийин бир колхоз болуп калган. Андан кийин баарына жер че-неп, трактордо иштегем. Колхозго бириңчи трактор келгенде, аны менин чалым айдаган. Чалымдын жолдоштору трактористтер болчу, алар анын астын-да иштешкен. Ошондо колхозго бириңчи жолу трак-тор келгенде, СДС деген тракторду менин чалым алыш келиптири. Ал кезде жаш кезеги болчу. Элдин баары атчан карап турушат, балдар болсо трактор-ду ээрчип алат дейт. Жер айдашып, колхоз уюшуп, анан бригадир болду. Ал кезде өзүмдүк мал аз бол-гон. Чалымдын атасы пиларамада, устаканада иш-теген, анан үйдөн дагы ээр, уук, кереге жасачу. Бай-күш менин чалымдын дагы усталыгы чоң болчу. Ал ээр, уук, кереге жасачу, өтүк тиқчү, көп-көп нерселерди жасачу. Ээр деген нерсени жасаган кы-йын болгон, аны чалым жасап, бир ээрди бир койго сатчубуз. Боз үйдүн уук, керегесин дагы жасаган, аны

бир эжекеме бергенбиз. Кийин биздин боз үй жок болуп калган. Кыскасы, кылам деген нерсенин баа-рын өзү жасачу. Билинбегени менен, үйдө отуруп жасаган усталыгы көп болчу. Чалым мындей көтөрүлүп, чоң болуп, минткен, анткенди каалачу әмес. Ошол кара жумушту, тириликті аябай көп кылчу. Чалым ошондой киши болчу.

Чал ооруп калганда тамекиге дагы эки жыл иш-тегем. Мурун (буға чейин) Арада тамеки айдалчу. Тамекиден башка картөшкө дагы бар эле, бирок картөшкө колхоздуку әмес, менчик болчу. Колхоз-до иштеген адамдар арық казат, чөп чабат, кырман-да иштейт, кырмандарга ат менен бастырып келет. Кырман деген – әгинди әгип, чогултуп, андан кийин таш менен бастырчу, жанагы «Оп майда» деген ырдагыдай, ат менен буудай бастырыла турган жер. Буудайды талкалап, сапырып, андан кийин ун кы-лынчу. Кийин комбайн чыгып, буудай өзү эле ору-луп калбадыбы. Биздин убакта жерди такырайтып, таптаза кылып шыптырып, анан оргон буудайды ал жерге чачып, ортосунан ачык коюп, ат менен теге-рете бастырышкан. Анан саманын сапыруу менен алыш салып, буудайды ортонқу ачык жерге үйүшкөн. Кырманга отуз сотиктей жер туура келет.

Бир учурда менин жумушум трактор айдаган жерлерди ченемей болгон. Ошол сегиз колхоздон че-небеген жерим жок. Канча жер айдашты анан. Трак-тор менен айдал ченеп, сотигин чыгардык, мынча жер жаздык, мынча жер күздүк айдалат, комбайн канча әгин чапты деп өткөзчүмүн. Селпейип ошен-

тип көп иштедим. Айылдын баары ушул кемпир ушинтип иштеңү әле деп таанышат. Келиндерге ошентип сарыжан менен жер ченечимин деп айтсам күлүштөт. Бул менин өз кесибим болгон.

Бир жолу чалым әкөөбүз кайним менен бирге Бишкекке баратабыз. Биз ал кезде поезд менен барчубуз. Чүйдөн Талас жакшы көрүнөт. Анан мен жер ченеген жакшы әкен десем, анда әкөө ошол жерден түшүрүп кетели дешет. Ар кимге өзүнүн кесиби жакшы көрүнөт әкен.

Буденниңда МТС деген бар болчу. Ал жерде тракторлордун мастерскою (устакана) бар болчу. Ошол жерге барып, запчасть (тетик) алыш келчүбүз. Алар орусча сүйлөсө мен кыргызча сүйлөп, отчетумду берип койчумун. Анда отчетту орус бухгалтер алчу. Туура эместерин сыйып салчу. Ошентип иштеп, чалкемпир болдук. Ошол эшиктеги жаткан шырдактарды кайненем жүн алыш келип жасаган. Ошентип турмуш дагы баштан өттү. МТС тин конторуна отчет берчүм, ал жерде профкому, директору бар болчу. Мурун колхоздо парторг деген бар әле, профком деген ошол колхоздун башкармасы болчу. Эмне экенин билбейм, иш кылып контордо иштеген киши болчу. Азыр деле бар мектепте ошол профком деген башкаруучу. Ошол әкөө эки башка шайланчу. Бардык нерсенин саны бар.

Кийинчөрээк мен апийимдин жумушунда иштеп калдым. Балам Ыдырыс әмчекте болгондо, талаада апийимде иштеп жүрдүм. Бизге апиймди биринчи жолу өкмөт жана чондор, апийимдин әкинчи-үчүнчү

жылы түшүмү жакшы болот әкен деп алыш келишкен. Эл апийимди тоодон, кызыл гүлдөн кичинекей кылып кырып келчү, андан кийин мен апийимди чогултуп алчумун. Апийимдин жумушу абдан кыйын. Аны планы толбосо уят кылып, тимеле (аябай) балакет (жаман) кылчу. Ал кезде, 1960-жылдардан кийин апийимде айлык онолуп калган. Нормасы бар болчу. Мынча гектарына, бир күнүнө мынча терилет деп айтылчу. Апийимде иштегендөр аны таңынан барып кырып, анан тилип алышчу. Анткени апийимди кечинде тилип коюшчу, андан кийин күн чыкканча кырып алышчу. Антпесе, күн чыккандан кийин ал жабышып калчу. Апийим томолок (тегерек), ал эми кичинекейлери жумурткадай, картошкадай болчу. Ошол тоголоктун өзүн бычагы менен үч жеринен тилип коюшчу. Тилгенде, апийимди боорунан, мындай томолок кылып тилишчү. Ал тилинген жеринен кийин сүт чыгып, андан кийин ал апийим болуп катып калчу. Эртең менен кыра турган атайын калагы бар болчу, аны менен кырып алыш, кашыкка салып, апийим чогултушкан. Апийимди чогултуп алыш, күнүнкүсүн күнүгө тилет. Томолок кылып, бир томолокту эки-үч күн тилишчү. Аны туш-түш жагынан (чет-четинен) тилет, силер көрбөй калдынар. Ошол кездегилер аны билишет. Ошондөн чогултуп, томолоктоп, бир күндүн ичинде бир кил алыш келгени дагы болгон. Көпчүлүгүнө апийимде иштеген кыйын болгон.

Апийимдин контору азыр балам Ыдырыс отурган (жашаган) жерде болчу. Ал кезде апийим көп

жерге, Манас айылына дагы, бир эле колхозго әмес, бардык колхоздорго айдалган. Ал апийимдин түшүмү законный (жакшы) эле болгон. Апийимдин түшүмүн бул жактан (жерден) чогултуп, Буденныйдан Бишкекке көп-көп апийим жиберчүбүз. Ал эн чоң жумуш болгон, анткени көрсө апийимден дары жасалып, чет мамлекетке жиберилчү әкен. Ал кезде апийимдин бир кили 1200 сом (рубль) болчу. Көрсө ал кымбат болот әкен. Апийимди уурдаган кишилер соттолуп кетишкен. Кийин, Манастан, Буденныйдан ууруулар чыккан жана биздин иштен дагы эки аял соттолуп кетишкен. Биздин айылда жашаган бир аялды дагы соттошкон. Ал жети жыл түрмөгө отуруп келген. Көрсө ал аял иштеп жаткан жеринен апийим уурдаган әкен. Эки кил апийим үстүнөн эле чыгып калчу. Саткандар ошондой болуп үстүнөн чыгып, нормадан ашкандарын сатышчу. Кәэ бирлер апийимди төккөнү алыш келгенде, колдоруна катыш калыш, умывальникке (жуунгучка) жууп салышчу. Ал жуулган апийим суу аккан челектин түбүнө уюп калчу. Ошол уюгандарды таразага кириш кылып сатышчу. Уурдагандар апийимди Жамбулга (Казакстандагы азыркы Тараз шаары) алыш барып, өзбектерге жана тажиктерге сатышса керек. Буденныйда дагы бир өзбек ошол апийим алган учун соттолгон. Ал апийимди әлден арзан алыш, башкаларга кымбат кылып сатып пайда көрчү. Кийин бизге көп эле улуттагы өзбек жана тажик соодагерлер апийип алабыз деп келишчү. Мени дагы далайлар уурдап албайсынбы деп айтышты. Мен алган жокмун, кереги

жок. Андан тышкary соодагерлер дагы мага сатпайсынбы деп айтышкан, аны мен саткан әмесмин. Артып калганын мен абысын-ажындарымдын планына кошуп жазып салчумун. Артканын эмне кылам анан, жакындарыма жазып койчумун. Ал кезде апийимдин өзүнчө планы болчу, ал планы толбосо, кишини уят кылчу. Иштеш керек болчу, план толбосо уят кылмак турсун, жаман кылчу.

Апийимдин жумушу бизде эки-үч эле жыл болгон. Кийин уурдагандар көп чыгып, соттолгондор дагы көбөйүп кеткенде, чондор апийимдин ишин токтотуп коюшкан. Москвадагылар аны уккандан кийин алыш салгыла деп айтышса керек. Айтор, Таласка апийимдин иши болбайт деп коюшкан, бирок Көлдө апийим бизге тыюу салынгандан кийин дагы бар болчу. Апийимге канчанчы жылы тыюу салганын так биле албайм. Ошол кезде Ыдырыс эмчектеги бала болчу, 1960-жылдары болсо керек, бул менин болжолум. Ууруулар көбөйүп кеткендиги үчүнбү, же апийимдин түшүмү жакшы болбой калгандыгы үчүнбү, же эл апийимге көнө баштагандыгы үчүнбү, иши кылып токтотуп коюшту. Антпесе, апийим жакшы эле, беш-алты жыл айдалса керек. Ал кезде эч ким жумушсуз карап отура берчү әмес. Иштебесен бригадир жумушка чык деп келчү. Колхоз деген ошондой болчу, ал кезде тартип болуп, артык баш мал болсо, алыш койчу. Башыбыз бош әмес, абдан иштедик, дагы жакшы, оокатыбыз өтүп жатты.

Колхоздун өлгөнгө (маркумду узатууга) берген уну бар болчу, жылкысы же акчалай эсеби болобу,

иши кылып, жардам берчү. Колхоз өлгөнгө жардамды баарына бирдей (тегиз) берчү. Ал берген жардамдын дагы нормасы бар болчу. Парторг, экономист жана бухгалтер деген ишмерлер бар болушчу. Башкарма жана колхоздун правлениеси (башкаруусу) деп, алты-жети киши конторго отуруп иштешчү. Ошол иштегендөр маселени бухгалтер менен бирге чечип коюшчу. Алар начар жашаган кишигө, жардым дегенге кайрылалы деп, жардам беришчү. Анан иштеген ишибиздин акысына кийинчөрөк буудай, андан кийин акча дагы берип калышты. Анткени биз ага чейин, 1952-жылга чейин бекер иштедик. Кантеп жардам бергенин, же жылкы берээрин билбейм, бирок жардам берчү. Же мал берет, же акча берет, же ун берет. Тойлордо жардам берчү эмес. Ал өз мәэнети менен болчу. Андан кийин кадимкидей эле тартип болду. Азыр болсо, бул заманда беймарат болуп калбадыбы. Кишилер жумушка чыкпай коёт, баргысы келбей, анан бригадирдин аты келип үйгө токтоп калчу. Чыккыла эле, чыккыла деп кууп чыкчу жумушка. Ошол эми, элдин баары эле жумушка чыккысы келе бербейт. Чыккан эл чыгат. Ооруп калганы бар, жок болуп калганы бар, бир жакка бара турганы бар.

Жакшы бригадир болсо жакшы болчу, жаман болсо урушчу кыйкырып, Бригадир аркабыздан иштетип, кырманга байлап койгондой болчу. Айтор планды толтурчук. Ал кезде райисполкомдо, горисполкомдо үчтөн киши иштечү. Башкарма бригадирге келет, бригадир бизге келет. Ошентип, эгиндин,

малдын планын толтурчубуз. Койлор эгиз туучу, төлү мынча болду деп айтып турчубуз. Энди ар ким өз жумушун кылып, әл шалпыйып калбадыбы. Өкмөт башкаруусу болгон жакшы. Ал эми ошол кезде план толбосо, башкармасы баш болуп тилдечү. Элдин колунан дагы планды толтуруу келчү. План аткарылбаган учур чанда эле болчу. Аткарылбаган колхоз артта калган колхоз деп коюшчу. Каракол алдыңкы, жакшы колхоз болчу. Биз, жакшы дагы болбой, жаман дагы болбой, орто жолдо жан сактап жүрдүк. Ал кезде ар кандай башкармалар бар эле. Жакшы башкарма кезинде жакшы эле план аткарылып жүрдү. Жаман башкарма болсо, жумуш жаман болуп, эчтеке жүрбөй калчу.

Башкармалардын баары эле кыргыз болгон, төмөнкү эле Өзгөрүштөгү башкарма орус болчу. Ошол колхоз дагы ишин так аткарып жүрдү. Ал убакта тартип деген кыйын болгон, бирок ал тартиптин зияны болгон жок. Согуштан кийинки турмуш ондолду. Ушинтип бет алыш иштебесек, малай болуп, акыры жок болуп калмакпиз.

Кийинчөрөк, 1950-жылдары, картошкөнүн бир кили он бир сом болгон. Анан 1950-жылдары жылкынын эң мыктысы 1200–1300 сом болчу. 1952-жылды колхоз жардам бергенге чейин, ошондой оокат болбодубу. Ошентип эле жашачубуз. Ал кезде ундум кабы он бир сом болчу. Мал менен эле, жанагы беш кой тууйт, уй тууйт, уйдун музоолорун сатып, эптеп оокат боло берчү. Анан огороддогу картөшкөнү сатчубуз. Ага чейин колхоз эчтеке берчү эмес. Андан

кийин буудай берип, айлык бергенде, жыргап, иштеш керек, кокуй, табыш керек деп жүрдүк. Ошон үчүн, аял болуп, телпилдеп тракторист болуп иштеңбүз. Трактористке буудай берчү, жакшы иштесен, райондон сыйлык берчү. Ошондо мен, биринчи жолу трактор айдаганым үчүн сыйлык алгам. Процент деп, чалга дагы кошуп берчү, стажына дагы кошчу. Аялдардын жыйынынын башчысы женотдел (женский отдел) болгон. Ошол аял конвертке салып, мени чакырып туруп берген. Ичинде 150 сом экен. Ал акча ал кезде абдан барктуу болсо керек. Райондон чакырылып, келгениме бир-эки эле жыл болгон мага, 1954-жылы көпчүлүктүн алдында сыйлык берилип жатса, аябай уялгам. Уялганым бул эми кыргызчылык, ал кезде әчтекени көргөн эмеспиз. Анын үстүнө бүтүндөй колхоз адамдарынын алдында сыйлык берилип жатса... Буденныйда контор бар болчу. Иштеген эркектерден көп болчу, аялдардан жалгыз мен эле алдым. Сыйлыкты чалыма дагы, мага дагы берген. Чогулушка чалым экөөбүз барғанбыз.

Мага ошол убактагы тартип жакчу, бирок малды ченеп койгону эле жакпачу. Ошол убакта малды-жерди кенен берип койсо, колхоздуку дагы бүтүп, биздики дагы бүтүп калмак. Малга санак коюп койбодубу. Жашы дагы, карысы дагы иштеп, эмгек көп кылышынчу. Чалым дагы иштеп, үйдө бала көп болуп, бирок эмгектенгени жакшы болчу.

Ал кезде бир уй, он койдон, бир жылкыдан артыкты колхоз күттүрчү эмес. Жылкыга дагы кийин

уруксат бербей калган. Калганы колхозго тиешелүү болчу, артыкты алып алчу. Андан кийин бул жакта жер жок, жер бербей, сотиктеп. Ар бир үйгө 20-25 сотиктен жер берди. Ал кезде азыркыдай жер болсо, байып кетпейт белек. Малды дагы жанагинтип ченеп койду, анан ошентип тартип болгон. Тартип болуп, турмуш онолду, ошентип, кыздарды окута баштадык. Зуура Прежевальскийден училищени бүтүп келди. Аразат «Женпедди» бүткөн, үчүнчү кызым Рапа дагы университетти бүткөн. Ыдырысты дагы Московскийде оку десек, окубай койбодубу. Андан кийин атасы дагы бир жылы ооруп калды. Азыр эми Ыдырыска айтам, сени пилорамадагы ишин құтүп турган турбайбы деп. Ал окуудан калганды мен: «Окусан жакшы болмок, бизди сен багат элен да», – деп абдан ыйладым. Кыздар го әмне, кетип калышат. Мен өзүм окубай калгам, ушуну окутсам деп, абдан аракет кылдым, бирок Ыдырыс окубай калбадыбы. Ошондо атасы ооруп жаткан кезде бәэ сатып жибергем.

Кызым Аразатты мектептен Баткенден окуттум. Бир тууганым ошол жакта кызмат кылышп жүргөн, прораб эле. Прораб деген – каналдарды, курулуш жагын иштеткен адис, ошондо начальниктен кийинкиси болгон. Башкарма же бригадир сыйктуу. Ошол Баткендин көлүнө каналды салышкан. Сельхоздон гидрону бүткөндө эле ошол жакка кеткен.

Кызым Баткенде онунчу класста окуп жүргөн кезде айылдан чөп оролу десек, оргонго орок жок,

каржалып турган учур. Ал орок сатып келди, чалгы жок, кол эле орок. Бакчанын ичинен жер алыш берип, дагы әки бала алыш келди. Ошентип төртөөбүз таңып, тарттырсак, беш жүз кил эле болуп калды. Чөп жок, жазып бербейбиз дешти. Анда мен аларга: «Кили беш жүз сом болуп жаткан апииймдин жүз граммы жетпесе, мен жазып койчумун. Ал эми силер беш жүз кил чөптү жазып бербейбиз дейсинар», – деп айттым. – Бизде чөптү орок менен орбайт, чалгы менен чаап, бир тонна чөп аябай онай болчу. Силер болсо минтесинер», – деп чондорго орондосом, жазып беришти. Чөптү бир тонна деп өткөрдүк. Анан кийин алыш келип, кызым Аразатты окууга алыш баргам. Қөрсө Баткенде аттестатты чөп ормойунча бербейт экен. Жөнөкөй эле чөп болчу. Тоютка чөбү жок экен. Чөп чаптырган кишилерге ошентсем, эстери ооп эле карап калышты. Апиийм шумдук болчу. Ошондо эч кимди апииймден саргайткан әмесмин. Эмне чөп үчүн ошентесинер деп айттым аларга. Балакет неме деди окшойт, жазып беришти. Кийин кечигип калбадыкпы, кызым дагы мектепке чейин дошфакка тапшырып калбадыбы. Баткенге кызыымды, жакшы дегенинен оқуткам, ал кезде Таласта дагы окуу калбай калган. Таластан бал жагынан түшүрүп койчу, анан Баткенде баллы көбүрөөк экен. Балдар-кыздарым окусун деп, мен көп талаага чыктым. Анда чалым болсо үйдө тейлеп жүргөн. Кәэде чалым: «Ал жакка (жерге) барба, тигини бербе, эмне кыласын?», – дечү. Мен ага: «Кой, кыздарга, туугандарга, бериш керек. Айылга дагы

барып, катташып, жек-жааттын жолун байлабаш керек», – деп айтчумун. Ошол жагынан мен женип кетчүм, анан акча тапкан жагынан ал женип кетчү. Мен аны «чал» десем, ал өчүн алыш, тамашалап мени «кемпир» деп койчу. Ошентип «чалым» десем күлүп калчу. Ал менден он алты жашка улуу болчу, бирок мен аны сыйлоо иретинде «чалым» деп айтып калдым. Жаш кезегибизде бири-бирибизди ушинтип айтып үйрөнүп калганбыз. Биз әкөөбүз трактордо иштеп жүргөндө дагы, бири-бирибизди ушинтип чакырсак, башка элдер бизге құлұшчү. Көнүп калгандан кийин, бизге билинчү әмес.

Жаш кезде мени чалым бийлеп жүрдү, үйрөнүп алгандан кийин, мен бийлеп жүрдүм, бирок негизи әкөөбүздүн кимибиз туура болсок, ошого көнүп калчубуз. Бир нерсе болсо: «Чал, бул кандай болот яя?», – деп пикирлешчүмүн. Мен жаш болуп, ал улуу болуп, көп нерсени чалдан сурачумун. Мен дагы жетеленип көнгөм. Чалым улуу болсо дагы, бир нерсе болсо бир тен болуп, кенешчүбүз. Кичинекей иш болсо дагы, әкөөбүз чогуу акылдашып иш кылчубуз. Ошол нерсеге көнгөнүм үчүн дагы, келиндеримден: «Элмира, бул кандай болот яя?», – деп, сураймын.

Кийин чалым 1980-жылы ооруп калып, беш жыл төшөктө жатып жүрдү. Ыдырыс аскерге барганда аябай каттуу ооруп калган. Ошентип, чалым биздин Ыдырыска чейин чарчап калган балдарды эстеп, ал балдар болгондо чоноюп калат эле деп кейип калчу. Картайып калган кезинде, кейип кетсе керек, ошентип жатып калбадыбы. Эшикке чыгып келет, бир аз

отурат, эч нерсе кыла алчу әмес. Чалымдын сол жак жагы кыймылдабай калган. Ошентип, чалымды бағып жаттым, бакпаганда әмне кылам. Ооруп калса багамын чалымды. Ал ооруган кезде Ыдырыс аскерде болчу. Ыдырысты биз аскерден чакырттык, ал аскерден отпускага келип атасын көрүп кеткен. Ыдырыс келгенче ооруп жатпадыбы. Ал кезде аскер әки жыл болчу. Ошентип чалымды Назир әкөөбүз багып жаттык. Кыздар дагы келип атасына каралашып жүрүштү. Чалым ооруган кезде мен ага китең окуп берчүмүн. Ал окуй алчу әмес. Мен аны тургузуп, жаткызып, оокат берип, эшикке чыгам десе чыгарып каралаштым. Ошон үчүн дагы жашады. Чалыма молдого дагы дем салдырдык, додгурга дагы алып бардык, көп эле аракетти кылдык, бирок болгон жок. Аракет менен беш жылга алып жаттык. Энди кетем деп, өзу деле билип жатты. Кетээринде келиндерге жана кыздарга өзүнүн насаатын айтты. Чалым 1985-жылы, жетимиш беш жашында каза болгон. Чалым каза болгондан кийин милдеттин бардыгы менин мойнумда болуп калган.

Ал каза болгондо, биз бир жылкы жана бир уй сойгонбүз. Чалым кайтыш болгондан кийин, батага аябай көп киши келген. Чалымдын кичүү карындаштарынын баары батага келишкен. Ошондой эле чалымды узатып жатканда дагы башка бир уруудан болгон туугандарыбыз келишкен. Айтор, әки жүздөй киши келген. Мен батага келгендеге тукабадан жасалган жыртыш таратып бергем. Ага чейин бизге жыртыш берилбесин деп айтып кетишкен, бирок мен

ага болбой эле бергем. Анткени чалым жакшы эле улгайып калган болчу, мен аны улгайып калды деп жыртыш тараткам. Чалымдын сөөгүн Зулпукордогу мүрзөгө коюп, анын четине чарбактан корук жасап койгонбүз. Кийин Кырманчы ал жерге штакетник жасап койгон. Ал Кырманчы чалымдын колунда чоноюп, аны чалым баккан болчу. Ошентип бакса жакын болуп калган, кийин штакетник жасаган. Шарыят боюнча бул сыйктуу эстелик жасаганга болбайт, анткени жаман. Ошентип, чалымдын мүрзөсүндө сүрөтү, жазуусу жок, бирок жылы бар кылып тургузганбыз.

Айтор, таякем жана таяженем мага айтканындей эле, чалым жакшы болду. Бир дагы жолу мени урган жок. Чалым сопсонун эле, кыскасы биздин үйдө уруш деген болчу әмес. Ошентип чалым, балдар болуп, бирге жакшы жашадык. Баары жакшы мамиледе болчу. Уруш-талаш деген нерсе жок болчу, арак ичилген әмес. Мен башынан келин болуп келгенден эле, эч ким арак ичкен әмес. Тынчтык болчу.

Ошентип, чалым кайтыш болгондан кийин балдар жаш болуп, ал кезде келиндери келе элек болуп, жашоо кыйын эле болгон. Чалымдын бир туугандарынын бирөө бар болчу, бирок ал өзүнүн он баласы менен кой багып алек болгон. Кыздар атасы барда эле турмушка чыгып калышкан. Чалым ошону эле көрдү, башкасын көргөн жок. Биринчи кызым Аразатка атасы барда себин бердим. Аразатка төрт шырдак, килем, алтыдан кылып төшөк-жуур-

кан, эки ала кийиз бергем. Мен Аразатка курап, сайма кылып, шырдақ, туш кийиз жасап бердим. Иши кылып, колумдан келгенин кылдым. Иш жағынан коркпойм, бирок тапканга анча жокмун, табыш керек болгон. Айтор, анын баарына табыш керек болчу. Тырмалап отуруп, тигил же бул жерлерге барып таап, мал сатып алып жана өз колум менен дагы жасап бердим. Кыялдын себин кошкондо, аракет менен алты кызга сеп бердим. Кыялга дагы кадимкидей эле сеп бердим. Ал кезде дагы азыркыдай кымбат болчу әмес, ошентип баарына сеп бергенге жетишкем. Менин турмушумдагы кыйынчылык ошол болгон, бирок ошого жетиштим. Кыздын себи деген биздин кыргызда кыйын болот. Бербей койсон, уят болот. Неберем Нуркыз чыгарып берген менин ыр китебимде дагы «Алты кызга сеп бердим» деген ырым бар. Менин улуу неберем Нуркыз мен жазган ырлардын баарын китең кылып чыгарган. Кийин балдарым үйлөнгөндө, жылкы алыш, уй алыш, акча алыш, келиндеримдин баарынын астына түштүм. Ошентип, ат, бәэ алыш барып, эки келин алдым. Келинимдин бирине келген калымды (калынды) әкинчишине кайра сеп кылып бергем. Иши кылып ага дагы жетиштим.

Чал жок болду, эки баланы үйлөнгөндүм. Чалым каза болгондон кийин, бир айдын ичинде Ыдырыс үйлөнгөн. Ал Жылдызды жолуктурган. Көрсө Жылдыз онунчу классты эле бүтпөй жаткан турбайбы. Кәэде мен аларды: «Онунчу классты бүткөндү эле күтүп жаткансынар», – деп чычалатам. Ыдырыс биз-

дин жердеги магазинге (дүкөнгө) бир кыз менен келип, ушул кызды алам деп калыптыр. Аны угуп биз: «Алып кел эле, алыш кел!», – дедик. Ал кезде үйдө Кыял экөөбүз эле болчубуз. Андан кийин Кудай жалгады деп, келин келет деп кыздарга кабарлап, бир айга жетпей эле келин алдык. Келин алгандан кийин, үйгө береке кирип, жыргап эле отуруп калдым. Жылдызды алыш качып келгенден кийин, анын женелери, бир туугандары кубалап келишкен. Жылдыздын женелери келди, көшөгөлөрү келди. Жылдыздын женелери көп болчу. Негизинен әми Жылдызды алыш качып келгени менен деле ал той менен эле келгендей болгон. Жылдыздын апасы дагы машина менен бизге свадьба сыйактуу келген. Жылдыз келин болуп келгенде, ал ыйлаган әмес. Ал үйдүн ичине күлүп эле келген. Биздин Мунар деген дүкөнчү: «Келин дагы ушундай болуп үйгө күлүп келеби?», – деп айткан. Ал әми мен болсо, чалым жок, төрт ай болгон, жесир болсом дагы, Жылдыз келин болуп келгенде ак эткенден так этип, сүйүнгөнүмдү айтпа. Сүйүндүм. Мен жесир болуп, жыл маалга чейин үйдө отурдум. Жылдыз келгенде кара жоолук башымдан түшө элек болчу. Жесир болуп, жоолукту келинимдин башына салган жокмун. Зуурadan жоолукту сен сал деп сурандым. Анткени, аш бергенге чейин жесир аял келиндерге жоолук сала албайт. Ойлосом, адам өзү жаман болуп, кыйналыш жүрсө, кайсы ақыбалы менен жакшылык каалап жоолук салмац эле. Кыйналганда салгысы келбайт, бирок мага әч ким

деле салба деп айткан әмес. Өзүм әле жесир болгон үчүн салбай, кызыым Зуурага салдыргам. Жесир болуп салбай әле коёон деп, өзүм әле ырымдагам. Башымдан ушундай кыйынчылыктар өттү. Жылдыз келгенден кийин, кудайга шүгүр, кичине адам сыяктуу болуп, бул турмушта ондоно баштагам. Тимеле ойдогудай, өзү дагы бышык, айтканыңды аткарган келин болду. Андан кийин, Кудай, Кудай деп, эс алыш, мен бакытка толуп калгам.

Кийин Жылдыздын туугандарынын астына түшүп, төркүлөп (төркүндөп) бардык. Жылдыздын апасы келип, Жылдыздын себин алыш кеткиле деп айткан, барып себин алыш келгенбиз. Септен үйдөгү гарнитуру, төшөнчү келген. Септи алыш келдик, барып, жакшынакай катташ болуп калдык. Мен дагы Ыдырысты атасы жоктой кылган жокмун, бергиликтү колуна бердим.

Ыдырыс бөлүнгөндө, аларга төшөнчү бердим, үйдө эмне бар болсо, ошонун тен жарымын бөлүп бердим. Алар бөлүнгөндө, менден әстелик болсун деп, экөөнө тен оқшош кылыш, төшөк, жууркан, шырдақ, туш кийиз курагам. Ошентип, ошону менен үй болуп калды. Тамды салдырып бердим. Мен аларга каралаштым, бир тууганым дагы каралашты. Үй-бүлө кылыш, бөлүп, анан Элмира келинди алыш, бул жанынdagы тамга бөлүп, анан малыбызды бөлгөн әмеспиз. Малыбыз кийин әле бөлүнүп жүрдү, бирок негизи ортодо әле болду.

Кийинки келиним Элмираны 1990-жылы алдым. Элмира келинимди үйгө түндө (кечинде) алыш

качып келишкен. Көрсө Назир менен Элмира ага чейин таанышып, бир сүйлөшүшкөн экен. Кийин Элмира колонканын жанында суу алыш жүргөндө, Назир: «Кел, сүйлөшөбүз», – деп чакырат. Экөө жолдош болгон. Элмира сүйлөштөк экен деп келсе, сүйлөшпөй әле аны балдар машинага салыш, алыш кетип отурбайбы. Анткени биз келин алыш кел дегенбиз, Назир келин алайын деп шашкан. Антпесе, өзү әле барып келин албай калсын. Элмираны карангыда ыйлатыш алыш качып келишкен. Элмира бизге келгенде ыйлаган.

Көрсө, Элмираны балдар машина менен алыш качканда, туугандары үйдө эт жеп отурушуптур. Андан кийин: «Элмира кайда? Кайда?», – дешип, билбей калышат. Колонканын жанында Элмиранын бир туфлиси (бут кийими) калыш калыштыр. Аны көрүп, кокуйлап калышыптыр. Андан кийин бизден ачууланбагыла дешип, балдар астына түшүп барып калышты. Ал кезде үйгө келин келээри менен әле астына түшүп барчубуз. Бизден балдар баргандан кийин, Элмиранын туугандары кууп келишкен. Ал учурда, үйдөн кыз кеткен күндүн әртеси әле кудалар келип калышчу. Азыр болсо, күзүндө деп жатпайбы, ал кезде андай жок болчу. Элмираны алыш качып келгенде, артынан туугандары кууп келишкен. Бир туугандары кол менен берет элек деп, кейип калышты. Жек-жаат, боло берет дедик, ошентип эч кандай чатақ болгон жок.

Элмираны алыш качып келгенден кийин, ал чатақ кылган. Андан кийин бир туугандары келип кет-

кенден кийин, ыйлап-ыйлап, басылып калган. Андан кийин, келиним чатак кылган жок. Элмира келиним келген күнү Назирдин жолдоштору келген, күн жааган, ал күнү кой союлуп, балдардын тою болгон. Ырымы боюнча, тойду элден мурун алгач балдарга беришет. Биринчи тоюнда жолдоштору келет, андан кийин бир туугандары келет, андан кийин айылдын тою башка күнү болот. Биз свадьба берген жокпуз, астына эле түшүп бардык. Ал кезде свадьба деген нерсе жок болчу. Андан кийин көшөгө деген келет, анан отко киргизип алыш барат. Ошентип, келин келип, эки күндөн кийин кой союп, айылга дагы той бердик. Той бергенде, кой союлат, оокаттын (тамактын) баары жасалып, дасторкон жайылат.

Келин келип, босогону аттап, эшикten үйгө кирип бара жатканда чачыла чачылат. Чачыла чачып жаткандар тилек айтып, конфет чачышат. Ал эми боорсокту дасторконго чачабыз. Келин келгенде: «Айланайын, алганың менен кошо бол, ак жолтай бол, башың агарып жүрсүн», – деп башына жоолук салып, үйгө киргизет. Элмира келгенде, мен эч кимге сал дебей эле, өзүм жоолук салдым. Жоолук салмак турсун, келин келди деп, мен тимеле (аябай) жанталашып жүрдүм. Айылга той бергенде, кишилер эки тамга (үйгө) тен отурган. Жылдыз менен Элмира әкөө бир жерде отурган. Эркектер, балдар, баары жолдоштору алар бир тамда отурушкан. Ал эми кызмат кылгандар же эшиктен келген конокторду тосуп турғандар башка жагында болушат. Келин келген күнү, өңчөй эле жолдошторунун тою, көп бал-

дар келип, кой союлат. Дайым эле ар бир келин келген үйдө той болот. Ошентип, алар отурушту, ырдашты жана бийлешти.

Үйгө алыш качып келе жаткан күнү кыз болот, андан кийин эртеси күнү келин болот. Қыргыздын салтында, кыз түнөбөй чыгып кетсе мейли, эгерде түнөсө күйөөдөн чыкты болуп калат. Ошентип жаман аттуу болуп калат. Эгерде кыз түнөбөсө, элдер баягы айтып, айтып калат, бирок кыз таза кетет.

Ошентип, тойго баарын чакырдык. Қыскасы, ырым-жырымынын баары болду, калтырган жокмун. Той бүткөндөн кийин, эки-үч күндөн кийин эле, бир жумага жетпей Элмиранын бир туугандарынын астына түшүп бардык. Мен өзүм барган жокмун, кайнимди жибергем, анткени эркектер эле барчу. Астына түшкөндө, ат, жылкы жана акча алыш барат. Ал кезде акча менен эки мин сом болсо керек. Ошентип, эки жылкы, тоюна деп кой алыш бардык. Ал учурда мал алыш барышчу, энди (азыр) болсо башкача болуп калды. Калынга дагы кошуп, тоюна болсун деп, төркүнгө кой алыш барат. Анткени, кыз кеткен үйдө дагы той бериш керек. Қыргызда ушундай болот. Ал эми свадьба деген нерсе эми чыкты, ал кезде той эле берчү. Милдеттен кутулуп келгенден кийин дагы той берген болушубуз керек. Кийин Элмиранын себин алыш келишти. Апасы қайтыш болуп калган, ошентип бир туугандары төрт-беш сыйра жууркан-төшөк, мебелдерди алыш келишкен.

Ошентип, келиндер менен деле уруш-талаш деген нерсе жок болчу. Мен келиндериме: «Силер мага

таза оокат кылып бергиле, гусул кылгыла», – деп айтам, алар мени угушат. Кудай өздөрүнө нысап берсін. Азыркы учурда Элмира менен Жылдыз намаз окушпаса дагы, тамак жасап, тазалап, жакшы караташышат. Ошол бойдан эки келиним тен жакшы келин болуп, жакшы үй-бүлө болуп калышты. Эки келиним менен әч кандай чатак болгон жок.

Айтор, балдарым жана келиндерим болуп жакшы жашоо болду. Кийин колхоз тараганда, жашоо өзгөрдү. 1990-жылдардан кийин эле колхоздордун көпчүлүгү бузулуп, өзүнчө болуп бөлүнүп, тарқап-тарқап кетишипедиби. Колхоз тарагандан кийин, 1990-жылдан баштап Пионерге мал өткөзгөн жокпуз. 1991-жылбы, айтор, ошол колхоз тараганда малдар элге таратылып берилген, бирок ал кезде, колхоздо көп мал деле болбой калган. Биздин колхоздон башка әл, мал деле кармабай калган. Бириңчи эле мал биздин колхоздо берилген жана байкүш биздин башкармабыз жакшы экен, әлге жардам берди. Ал эми 1991-жылы үй-бүлөдөгү ар бир жанга беш койдан берилди. Мен бештен дагы көп алсам керек. Биздин үй-бүлөгө сексен кой тийген болчу. Койдан башка колхоздон уй, ат берилип, аларды дагы алғанбыз. Советтердин жана биздин эки үйбүзгө бир бәэ келген. Анын бир аты азоо экен, аны алып барып сатып, ордуна эки уй алғанбыз. Азоо деген – байлоого келбеген, үркүнчөөк ат. Ошентип бир бәэ, эки уюбуз бар болчу. Колхоз мал бергенге чейин деле бизде калындан келген жылкылар, өзүбүздөн дагы бәэлер бар болчу. Алар колхоздун малынан башка.

Тигилер колхоздон берилген болчу. Өзүбүздүн малды совет учурунда бекитчүбүз, көп мал кармаганга тыюу салынган болчу. Сааган уй әле керек болгондуктан, бир уй кармачубуз, калганы кайнимдикинде болчу. Андан кийин, эки үй болгондон кийин, эки уй болду. Ошентип, малды кайнимдикине жашырчумун. Кайним кой баккандан кийин, ошол малдын арасына койду дагы, бәэни дагы кошуп жүрдүк. Ошентип эптеп, жашырып көбөйтүп жүрдүк. Кайним колхоздун кою деп арасына кошуп жүрдү, бирок ошентсе дагы колхоз өлгөнгө жардам берчү.

1991-жылдары, колхоз тараганга чейин, бизде көп мал болгон жок. Анын үстүнө колхоз малга уруксат берген эмес. Малды колхозго бербей эле жок кылышып жаттық, анткени жашоого керек болгон. Санактагы эле мал менен жүрдүк. Малга санак келгенде, жашырып жүрчүбүз, анткени жанагинтип сепке керек болгон. Ашық болсо колхоз алыш көт, колхозго берген деле жокпуз. Болбосо мал санак деген кыштын күнү дагы келчү. Жайында дагы текшерип келчү, артық башы болсо алыш койчу. «Мал санак, ач короонду, мал санайбыз», – деп караңғы убакта дагы келчү. Мал ашық болуп калып, тигил кыздыкы десек, справка алыш келгиле дейт. Ошентип абдан каттуу болчу, уруксат жок болчу. 1991-жылдан кийин уруксат берилгенде, мал көбөйө баштаган. Кийин колхоздун малы дагы кошулду, өзүбүз дагы ээн-эркин көбөйттүк. Ошентип сексен малды чогуу бир жерде кармадык. Калганын саттық, жедик. Эки бала

жаш болуп, бага албай, мал өлдү. Ошентип жок болду. Оомийин. Тапкан киши малды күтүп алды.

Башка, Манастан, төмөн жактан әлдер биздей болуп мал албай калышкан, бирок алардын үлүшкө берилген көп жер алысты. Бизге аз жыйырма со-тиктен эле жер тийген.

Кийин колхоз тарагандан кийин, курулуштар, сарайлар баары бузулбадыбы. Қөрсө, чогуу болуп уюшкан жакшы экен, колхоздор бириккенде кадим-кидей эле жакшы болуп калган болчу. Эл деген жаман экен, үлүшкө тийди, бөлүп-бөлүп алыш кетти. Жаны-Турмушта уй сарайлар бар болчу, ал эми азыр мына ошол таз кейпине келди, ар кайсы жерде байчыкты, кедей чыкты. Советтин убагында андай әмес болчу.

Антпесе, Советтер тараганга чейин, колхоздо әгиндерি болду, чөптөрү болду, малдары болду. Контора жана мектеп болгон. Ошонун баарын колхоз курган болчу. Ал кезде көп жумуш болгон, баары кызмат кылышкан. Кайним дагы колхоздо кызмат кылчу. Кийин көп өтпөй эле, 1991-жылы кайтыш болуп калбадыбы.

Ал эми азыр, әлдеги малдын саны ақыркы эки-уч жылдын ичинде эле көбөйдү дейм. Колхоздон берилген койлор жок калды, бирок азыркылар жакшы эле. Ыдырыстыкы уйдан үчөө-төртөө болчу, бирок ууру чыгып, аларды уурдап кеткен. Совет убагына караганда кыргызга азыркы убакыт деле жакшы.

V Бөлүм

АҚЫРЕТКЕ ДАЯРДАНУУ

Азыр эми балдарым, неберелерим менен жашап отурабыз. Балдарым ушул жерде үйлөндү, небелерим дагы ушул үйдө төрөлүштү. Қыскасы, менин үйүм общий (жалпы) уй, общежитие болду. Менде эч нерсе жыйналган жок. Айтор, баарына бердим, анткени шариятта, улуусу беришке туура келет. Балдарымдын балдарын дагы багыштым. Кудайга шүгүр, баары жакшы эле. Эки балам мага менин эки көзүмдөй, эки көзүм менен тең эле. Балдарымдын бирөө Бишкекке, же дагы башка жакка кетсе, жүрөгүм лакылдап турат. Бирөөсү ооруса дагы жаным чыгып кетет. Анан кыздарды ойлойм, қыскасы бир эле амандыкты тилейм. Қүйөө балдарым дагы жакшы, жандары калбай эле, апа деп турушат.

Менин турмуш ақыбалым азыр ушундай, эми неберелеримди дагы күйөөгө берип отурбаймынбы. Энди (азыр), жашоо кыргызча, салт менен болуп калды. Эгемендүүлүккө дагы көнүп калдык. Советтер урагандан бери дагы он жети-он сөзиз жыл болуп

калды. Эми балдарга: «Сабакка китеп-дептеринер менен баргыла. Эмне үчүн окубайсыңа?», – деп айтам. Өзүмдүн балдарымды сабактан калтырчу әмесмин, бирок неберелер баш бербейт. Өзүмдүкүн окутчумун. Сабакка барбасаңар билбей каласыңа деп айтам. Өзүм сабактан калып калгам, ошон үчүн балдарга окугула деп айтам.

Азыр мен мындай же тигиндей кылып өзгөртсөм, антсем, мінтсем деп ойлонбойм. Менин бириңчи төрөлгөн балам чарчап калганда, менин кайнатам мага: «Көп жашап, балдарыңдын убайын көр», – деп, өзүнүн батасын берген. Мен азыр балдарымдын убайын көрүп отурбаймынбы, менин балдарым азыр мага каралашып жатышат. Эми: «Мен картайдым, мени баккыла», – деп отурам. Ошентип, жашап жатабыз.

Ии, бул жашоо жомоктой. Баштан өтсө жомоктой болуп калат экен. Сүйүнбай Эралиевдин атынан коюлган музей бар, ал өзү жазган китебинде: «Жаш кезекте билинбей, картайганда алтымыш-жетимишике чыкканда, ажал жакындалап калат экен», – дейт. Картайган сайын ажалды көп ойлонуп калат экенсин. Бул жашоо түбөлүк әмес, аманат, баары бүтөт, кетет. Баягы ошол жакка даярданسام деп, азыр хадистерди окуп, намазды окубасам, менде башка әч нерсе калган жок. Ушул эле. Калса кичине бир нерсе кала берет, болду да эми. Эми ушул бойдон эле ақыретке кете берсем деп ойлоп калдым. Азыр мен ушул балдарым жакшы болсо, алардын дагы балдары, кыздары чоңоюп, үйлөнүп, жайланса, бардыгы аман болсо деп эле тилеп отурам. Эми сексен экиге

чыктым, дагы канча жашайм, бүттү. Кете берейин деп коём. Жакшы эми, Қудайга шүгүр, әч кимисине кейиғен жокмун. Тобо кылып әле, ушул әч жамандык болбосо әкен деп тилейм. Убакыт өткөндөн кийин, кесир кылган дагы болбайт, антип болбайт.

Мен убакыт жөнүндө ойлонуп жатып, төмөндөгү ыр саптарын жазгам. Ошондой эле мен өзүмдүн классаштарымды эстеп, Байдылда Сарногоевге ыр жазгам. Убакыт зымырап учат.

Убакыт – азгырык, жылмынданаган
Убакыт суу әкен го бир тынбаган
Убакыт өмүрлөрдү уурдабастан
Убакыт тоо болсоочу бир жылбаган.
